



Т. Аширбаев, А. Кадырова,  
Г. Ашимбаева.

# КЫРГЫЗ ТИЛИ



7

**Кыргыз Республикасынын  
Мамлекеттик Герби**



**Кыргыз Республикасынын  
Мамлекеттик Желеги**



## Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни

*Сөзү: Ж.Садыков, Ш.Кулуевдикى.  
Обону: Н.Давлесов, К.Молдобасановдуку*

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар,  
Элибиздин жаны менен барабар.  
Сансыз кылым Алатоосун мекендей,  
Сактап келди биздин ата-бабалар.

*Кайырма:*


Алгалай бер кыргыз эл,  
Азаттыктын жолунда.  
Өркүндөй бер, өсө бер.  
Өз тагдырың колунда.

Байыртадан бүткөн мүнөз элиме,  
Досторуна даяр дилин берүүгө.  
Бул ынтымак эл бирдигин ширетип,  
Бейкүттүкту берет кыргыз жерине.

*Кайырма.*

Аткарылып элдин үмүт-тилеги,  
Желбиреди эркиндиктүн желеги.  
Бизге жеткен ата салтын, мурасын,  
Ыйык сактап, урпактарга берели.

*Кайырма.*



Т. Аширбаев, А. Кадырова,  
Г. Ашимбаева

# КЫРГЫЗ ТИЛИ

7 – класс

Окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн  
мектептер үчүн окуу китеbi

*Oңдолуп 2 - басылышы*

Бишкек - 2008



УДК 373. 167.1  
ББК 81.2Ки я 721  
А 98

Қўлингиздаги ушбу дарслик ҚИРФИЗ-ЎЗБЕК УНИВЕРСИТЕТИ тасарруфидаги «ДАРСЛИКЛАР ЯРАТИШ МАРКАЗИ» томонидан тайёрланди. Дарслик ҳақидаги фикр-мулоҳазаларингизни университет раҳбариятига ёки «Марказ» маъмуриятига ёзма равишда билдиришингизни илтимос қиласиз.

Бизнинг манзил: Ўш шаҳри  
Г.Айтиева, 27.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана маданият министрлигинин илимий көнешмесинин  
2002 - жылдын 25 - сентябрьндагы № 539 чечими менен бекитилген.

**Аширбаев Т.** ж.б.

А 98 Кыргыз тили. 7 - класс. Окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн окуу китеби /Т.Аширбаев, А.Кадырова, Г.Ашимбаева. 2-бас. Б.: Учкун, 2008. - 104-бет.

ISBN 978-9967-428-61-4

А 4306020200-08

УДК 373. 167.1  
ББК 81.2Ки я 721

ISBN 978-9967-428-61-4

© Т.Аширбаев, А.Кадырова,  
Г.Ашимбаева, 2008  
© КР Билим берүү жана илим  
министрлиги, 2008

## КАЙТАЛОО

### Кыргыз жери

Ала-Тоо ак калпагын кийген кезде,  
Аскасы көк асманга тийген кезде,  
Мен дагы жолго чыгам таңды тосо,  
Кучактайм ой-кырларын нурга кошо.

Улуусун, кыргыз жери, нурдан бүткөн.  
Сулуусун, кыргыз жери, ырдан бүткөн,  
Ысык-Көл- жердин көзү, кырлар-кашы,  
Адырлар-көкүрөгү, токой-чачы.  
Дайралар-кан тамыры, чоку-таажы,  
Седеби, топчулары - ар бир ташы.

Кең түздүү, гүл денелүү кыргыз жери,  
Күн жүздүү берекелүү кыргыз жери.  
Жылдыздар көк бетинен өчкөн кезде,  
Жарык нур жер жамалын өпкөн кезде,  
Көл чалкып тоолор койнун ачкан кезде,  
Дил жаркып, тан күлкүсүн чачкан кезде.

Көркүнө көрк кошулат, кыргыз жери,  
Сезилет ата-эненин мээримдери.

( Т.Б.)

### Сөздүк

токой - ўрмон

чачы - сочи

таажы - тож

көрк - чирой

берекелүү - баракали

дайралар - дарёлар

седеби - садаф

1. Ырды үн чыгарып окугула. Сын атооч сөздөрдү таап, алардын дарражасын аныктагыла.

2. Ырдан ат атоочтор катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, аларды маанисине карай ажыраткыла.

3. Сүйлөмдөрдү окуп чыгып, сан атоочтордун түрлөрүн айтып бергиле.

1. Ысык-Көл аяны жана суусунун терендиги жагынан Кыргызстандагы көлдөрдүн арасынан биринчи орунду ээлейт.

2. Анын аяны – 6236 чарчы километр.

3. Суусунун эң терен жери – 668 метр.

4. Төмөнкү сөздөрдү жана сөз айкаштарын катыштырып, сүйлөм түзгүлө.

Кыргыз жери, мээрими, кан тамыры, ой-кырлары.

5. Сапаттык жана катыштык сын атоочторду бөлүп жазғыла.

Узун, шаардык, суусуз, балалуу, жайкы, күзгү, атчан, кызылыраак, чополуу, көгүш, арык, сапсары.

6. Тактоочтордун эрежесин эсиңерге түшүргүлө. Төмөнкү тактоочторду катыштырып сүйлөм түзгүлө жана алардын синтаксистик кызматын аныктагыла.

Акырын, кечээ, төмөн, айлап-жылдап, жайды жайлай.

7. «Кыргыз жери» ырын жаттагыла жана обону менен ырдоого даярданғыла.

## ЭТИШТИН МАМИЛЕЛЕРИ. НЕГИЗГИ ЖАНА КОШ МАМИЛЕ

### Ак калпактын касиети

Байыртадан эле кыргыздар баш кийимди бапестеп, барктап, ага өзгөчө мамиле жасашкан. Алар күн чыкканга чейин турушуп, бети-колун жуушуп, анан калпакка ийилип, эки кол менен алып башына кийип, күндүн чыгышын тосушкан. Андан кийин өзүнө жана башкаларга жакшы тилемтерди каалап, өз ишин башташкан.

Ак калпак Ала-Тоонун чокуларын элестетет.

Калпакты тигишинен сөксөк, төрт үч бурчтук келип чыгат. Ал эми бириктирсек, эң кубаттуу сактагыч пайда болот. Бул эң күчтүү энергетикалык канал болуп, космос менен байланыш түзүп, жаман кара күчтөрдөн, көз тийүүдөн сактоочу экранга айланат. Калпактын энергетикалык чекити адамдын төбөсүнө

туш келгендиңін мәзиниң иштөө режими жана кан басымы жақшырып, күн нурунан сактайт. Терс энергия, каардануу калпактын чокусу аркылуу чыгып кетет. Мындан башка да ал эң күчтүү тумар болуп, дилин, оюн, жүрөгүн таза алып жүргөн адамдардын тагдырын жамандыктан сактап, аларды колдойт.

Чындығында эле, кыргыз калпагы кандай керемет, кандай жарашыктуу! Ал биздин улуттук жүзүбүз. (М.Т.)

### Сөздүк

баш кийим – бош кийим	өзгөчө мамиле - бошқача муомала
кара күчтөр - қора кучлар	дилин - қалбини
керемет - мүъжиза	улуттук - миллий
барктаң - қадрлаб	эң кубаттуу - энг кучли, бақувват

тумар – тумор

8. Төмөнкү сөздөрдүн туура айтылышын жана туура жазылышын айтып бергиле.

Түзүлүшү, үч бурчтук, көз тийүү, жүрөк, жарашыктуу, Ала-Тоо, баш кийим, энергетикалык канал, чейин, эң күчтүү, иштөө режими, каардануу, кандай керемет.

9. Сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Ала-Тоо, улуттук, калпак, касиеттүү, жарашыктуу.

*Кыймыл - аракеттин сүйлөп жаткан учурда адамдын өзү тарабынан же башка адамдар тарабынан иштегендигин билдириген грамматикалык категория этишигин мамилелери деп аталаат. Кыргыз тилинде этишигин мамилелери бешке бөлүнөт: негизги мамиле, кош мамиле, өздүк мамиле, туюк мамиле жана аркылуу мамиле.*

10. Этиш сөз түркүмү кандай суроолорго жооп берерин эсиңерге түшүргүлө жана төмөнкү сөздөрдүн арасынан этиш сөздөрдү таап жазгыла.

Кыргыз, жууп, калпак, чокулары, айланат, чыгып кетет, кубаттуу, төбөсү, сактайт, колдойт, керемет, чекит, жасашкан, кийип, кол менен, айланат, колдойт.

*Уңгу түрүндө туруп, экинчи жакка буйрук иретинде айтылган этиш негизги мамиле этиштер деп аталаат: баркта, кий, элестет.*

*Кыймыл-аракеттин бир канча адам тарабынан биргелешип откарылгандыгын көрсөтүүчү этиш сөздөр кош мамиле этиш деп аталаат: жазыш, ырдаш, окуш.*

11. «Ак калпактын касиети» текстинен негизги жана кош мамиле этиштерди тапкыла.

12. Суроолорго жооп жазгыла.

1. Кыргыз эли баш кийимге кандай мамиле жасаган?  
2. Калпактын түзүлүшү эмнелерди элестетет? 3. Калпакты тигишинен сөгүп салсак, эмне пайда болот? 4. Калпактын кандай касиеттери бар?

13. «Ак калпактын касиети» текстин окуп чыгып, мазмунун кыргыз тилинде айтып бергиле. Кыргыздардын улуттук кийимдерин атагыла.

14. Тексттин биринчи абзацын өзбек тилине которгула.

## **ӨЗДҮК, ТҮЮК ЖАНА АРҚЫЛУУ МАМИЛЕЛЕР**

### **Ала-Тоо**

Ала-Тоо, айдыңыңа чөмүлөйүн,  
Аскаңа арча болуп өрүлөйүн,  
Чаалыксан жүгүндү арт, көтөрөйүн,  
Чаңкасан, жамғыр болуп төгүлөйүн.

Ала-Тоо, бийигине сыйынайын,  
Алоолуу илебине жылынайын.  
Кутмандуу кучагыңан айрылганча,  
Кырчындей кылыш тийген кыйылайын.

Ала-Тоо, мактанууга көркүм сенсиң,  
Ала-Тоо, түгөнбөгөн кенчим сенсиң.  
Бардыгын үйрөткөнүң бала кезден,  
Бир сырдуу, бир мүнөздүү эрким сенсиң. (Т.Б.)

## Сөздүк

кенч - бойлик

kyrchyн - ёш

чарчасаң - чарчасанг

сыйынайын - сиғинайын

15. Төмөнкү сөздөрдү туура айтууга машыккыла.

Айдыңына, чөмүлөйүн, өрүлөйүн, кенч мүнөздүү, сөздүү, чаалыксан, сыйынайын, илебине, кутмандуу, эрк, бир сырдуу, бир мүнөздүү, бала кездөн, кырчындай.

*Кыймыл - аракет шитөөчүнүн өзүнө багытталгандыгин же өзү үчүн шителгендин билдирген этиши сөздөр өздүк мамиле этиштер деп аталат: жуун, ойлон, көрүн.*

*Өздүк мамиле этиштер негизги мамиле этишке - ын мүчөсүнүн жалганышы менен жасалат:*  
*ойло + ын = ойлон.*

16. Төмөнкү сөздөргө өздүк мамиленин мүчөсүн жалгап, көчүрүп жазгыла.

Арт, тара, ташы, чеч, ойло, сүйлө.

*Кыймыл - аракеттин өзүнөн - өзү шителгендей маанини түшүндүргөн этиштер туюк мамиле этиштер деп аталат: саалды, оюлду, терилген.*

*Туюк мамиле этиштер - ыл мүчөсүнүн жардамы менен жасалат: тер + ыл = терил.*

17. Этиш сөздөрдү унгу жана мүчөгө ажыратып, кайсы мамиледе экендигин айтып бергиле.

Көрүн, өрүлдү, мактан, төгүлөт, жамын, камын, жуун, жазылып жатат.

18. Төмөнкү сөздөрдү туюк мамиле этишке айландырып жазгыла.

Бас, тап, жаз, чап, чене, курча, сүйлө, сүйрө.

*Кыймыл - аракеттин башка бирөө тарабынан шителгендигин билдирген этиштер аркылуу мамиле этиштер деп аталат: кетир, алдыр, отургуз.*

*Аркылуу мамиле этиштер негизги этишке – дыр, гыз, -  
кыр, - каз, - ар, ыр мүчөлөрүнүн жалганышы менен жасалат:  
ал+дыр = алдыр, отур+гуз = отургуз.*

19. Аркылуу мамиле этиштерди тапкыла, алар кайсы мүчөнүн жардамы менен уюшулгандыгын түшүндүргүлө.

Сыйынайын, бара жатам, көргөз, качыр.

20. Суроолорго жооп бергиле.

1. «Ала-Тоо» ырында эмне жөнүндө сөз болот? 2. Акын туулган жерге болгон сүйүсүн кантит билдирген? 3. «Бир сырдуу, бир мүнөздүү эрким сенсин», -деген саптын маанисин кандай түшүнөсүн?

21. «Мекеним-Кыргызстан» деген темада текст түзгүлө. Андагы этиштердин мамилелерине көңүл бургула.

## **ЭТИШТИН ӨЗГӨЧӨ ФОРМАЛАРЫ. АТООЧТУКТАР**

### **Ишенаалы Арабаев**

Ишенаалы Арабаев – кыргыздын тунгуч агартуучуларынан. Ал 1882-жылы Кочкор районунун Күн -Батыш айылъында туулган. Алгачки билимди айылдык мектептен алган. 1900 -1910-жылдары кыргыз айылдарында мугалим болуп иштеген. Андан кийин Оренбург шаарындагы «Медрессе Кусейниядан», Уфадагы «Медрессе Талиядан» окуган. Молдо Кылыштын «Зилзала» поэмасын Казан шаарынан басмадан чыгарган.

Кыргыз, казак балдарына арнап «Алиппе жаки төтө окуу» аттуу тунгуч окуу китебин Б.Сарсакеев экөөлөп жазган. Бул тунгуч окуу китеби кыргыз, казак жаштарынын кат таанып, билим алышина чоң салым кошкон.

Эл арасында мугалим болуп иштеп жүрүп, элдик оозеки чыгармаларды жыйнаган.

1924- жылы кыргыздын тунгуч алфавитин түзүп, «Кыргыз алиппесин» жазган. Ошондой эле кыргыздын тунгуч газетасы «Эркин Тоону» уюштурууга катышкан. (КСЭ).

## Сөздүк

тунгуч – түнгич, дастлабки  
элдик оозеки чыгармалар – халқ оғзаки ижоди  
мугалим - ўқитувчи  
кат таанып - савод чиқариб

22. Жаңы сөздөрдүн туура жазылышина жана туура айтылыши на көнүл бургула.

Тунгуч, кичинекей, алиппе, элдик оозеки чыгармалар, агартуучу.

*Этиштик да, атоочтук да касиетке ээ болуп, кыймыл-аракетти заттын белгиси катарында көрсөткөн сөздөр атоочтуктар деп аталат: барган, келер, турбас, келүүчү.*

*Атоочтуктар: -ган, -ар, -оочу, -уучу мүчөлөрүнүн жардамы менен жасалат: ук + ган = уккан.*

*Сүйлөм ичинде атоочтук тарабынан аныкталган сөз түшүрүлүп айтылыши мүмкүн. Анда атоочтук ошол сөздүн ордуна заттык мааниде колдонулат: көп жашаган билбейт, көптүү көргөн билет.*

*Сүйлөмдө «адам» деген сөз түшүрүлүп айттылды.*

*Атоочтук этиш сыйктуу чакты жана кыймыл-аракетти билдириет:*

*Бул дүйнөгө келген кезде жаңыдан,  
Эң биринчи эне сутун эмгенбиз.*

23. Сөздөргө атоочтуктардын мүчөлөрүн жалгап, көчүрүп жазыла.

Бар, иште, укта, сүйлө, чөк, кубатта, жыйна.

24. Жогорудагы тексттен атоочтуктарды таап, аларды унгу жана мүчөлөргө ажыраттыла.

25. Сөздөрдү жана сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Күн-Батыш айылы, билим, салым кошкон, уюштуруу, «Эркин-Тоо» газетасы, алиппе, тунгуч, «Медресе Талия», мугалим.

26. Суроолорго жооп бергиле.

1. И. Арабаев ким болгон?

2. Ал качан, кайсы жерде төрөлгөн?

3. Алгачки билимди кайдан алган?

4. 1900-1910- жылдары кайда иштеген?

5. Кыргыздын тунгуч алфавитин ким түзгөн?

6. Кыргыздын тунгуч газетасынын атын атагыла.

7. «Эркин -Тоо» газетасы азыр кандай аталат?

27. Текстти окуп, мазмунун кыргызча айтып бергиле.

28. «Ишенаалы Арабаев» тексти боюнча төмөнкү суроолорго жооп бергиле.

1. Тексттин темасы анын мазмунуна жооп береби?

2. Медресе деген эмне? Анда кимдер окуйт? Кыргызстанда азыр медреселер барбы?

3. И.Арабаев Оренбург жана Уфа шаарларында окуган. Ал мезгилде Кыргызстанда окуу жайлары жок беле?

4.»Поэма» деген сөздүн маанисин айтып бер.

5. «Тунгуч» деген сөздүн синонимдерин айтып бер.

29. Тексттин биринчи абзацын өзбек тилине которгула.

## ЧАКЧЫЛДАР

### Токойдогу күз

...Арстанбап аймагындагы аралаш жемиштүү жаңгак токойлору кандай укмуш! Кош кучак жеткис жаңгак жыгачтары жарым тонна, бир тоннага жеткире түшүм көтөрүп, асман тиреп, сыймыктуу каалгыйт. Карап туруп март өмүрүнө, карлыкпас кубатына суктанбаска чара жок. Жылга –жыбыт дебей жашыл шак чүмкөнүп, дүм түшөт. Бир бийик дөбөгө чыгып, төмөн карай көз жүгүртсөң, жылганын тескей тараптары кара көрпө сынары түрмөктөлө кочкулданып, жаңгак токою жылчыксыз уюп калган.

Үстүнөн такыя кайытсан, жерге түшөр эмес. Ал эми күнгөй бет тараптарда тырмыша топ алмалар, алчалар, долоно, ак чечектер бирин-бири түртүшө атаандаша жарышып чыгышкан.

Күздүн кирип келгенине карабастан, токой ичи көк жыттанат, ным жыттанат. Жылга сайын көз жаштай тунук булак суулары төмөн көздөй шылдырап, өзүнчө бир назик музыка болуп угулат.

Дүйнөдө тенденши жок бул аралаш жемиштүү қыргыз токоюнун күрдөөлдүү күзү өзүнчө бир жомоктогу бейиш, өзүнчө бир романтика! (Ш.А.).

### Сөздүк

жаңгак – ёнгоқ

күрдөөлдүү - баракали

булак суулары – булоқ сувлари

бейиш – жаннат

төмөн - қүйи

30. Жаңы сөздөрдүн туура айтылышына жана жазылышына көнүл бургула.

Жаңгак, каалгыса, такыя, жемиштүү, жылга-жыбыт, күрдөөлдүү, долоно, ак чечек, тенденши жок, жыттанат, такыя.

31. Төмөнкү сөздөрдү жана сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Арстанбап, күрдөөлдүү күз, жаңгак токойлору, ак чечек, долоно.

*Жакты жасана чакты көрсөттөй туруп, негизги этиштин кошумча кыймыл – аракетин билдирген этиштин өзгөчө формасы чакчылдар деп аталат: келип, бармайынча.*

*Чакчылдыр этишке - а, - е, - й, - ып, - ганча,*

*- гыча, - майынча мүчөлөрүнүн уланышы менен*

*жасалат: баштал + майынча = башталмайынча.*

32. Текстти окуп чыгып, чакчылдар катышкан сүйлөмдөрдү тапкыла.

33. Тексттин мазмунун қыргызча айтып бергиле. Өзүнөр жашаган жериңдердеги күзгү көрүнүштү сүрөттөп жазгыла.

34. Суроолорго жооп бергиле.

1. Текстте кайсы аймактагы токой жөнүндө сөз болуп жатат?
2. Арстанбап аймагындағы жаңгак токоюнун жылдын кайсы мезгилиндеги көрүнүшү сүрөттөлгөн?
3. Токойдо жаңгактан башка дагы кандай жемиш дараптары өсөт?
4. Кыргыз токоюнун күзү кандай бааланып жатат?
5. Жаңгак токойлору Кыргыздандын дагы кайсы жерлеринде бар ?

35. Тексттин биринчи абзацын өзбек тилине которгула. «Жоомарт күз» деген темада текст түзгүлө.

36. Тексттин мазмунун өзбек тилинде айтып бергиле.

## КҮЙМЫЛ АТООЧТОР

### Кыргыздын Таластагы улуу тою

1992- жылы Кыргыз Республикасынын Президенти «Манас» эпосунун 1000 жылдыгын белгилөө жөнүндөгү указга кол койгон. ЮНЕСКО 1995- жылды «Манас» жылы деп жарыялаган. Ошол күндөн тартып кыргызды дүйнөгө даңазалай турган тойду өткөрүүгө даярдыктар көрүлө баштаган.

1995- жылдын 25-августунан 31- августуна чейин «Манас» эпосунун миң жылдыгына арналган улуу маараке өткөрүлдү. Бул күндөрү бүткүл Кыргызстан улуу рухтун деми, анын куттуу шарапаты астында жаркын маанайда болду.

Кыргыз жергесине дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринен меймандар, туристтер жана өkmөттүк делегациялар келиши.

Алгач 25- августта Бишкектин түштүк бөлүгүндө курулган «Манастын айылъ» мемориалдык – этнографиялык комплекси ачылды. Тойдун негизги бөлүгү Манас баатыр жердеген кен Талааста улантылды.

Дүйнөнүн туш тарабынан келген меймандар Таласка келип, коноктор үчүн атайын тигилген боз үйлөрдөн орун альшты. Беш күн бою кыргыз элинин меймандостуругун, эзелтен ушул күнгө кут коштоп келген каада-салтын, маданиятын, өнөрүн жана улуттук оюндарын көрүштү.

«Манас» эпосунун сюжети боюнча коюлган театрлаштырылган оюн меймандардын көз алдына кыргыз элинин байыркы турмушун, оомал-төкмөл тагдырын жана Манас баатырдын эрдиктерин тартуулады.

## Сөздүк

кызуу даярдыктар - қизғин тайёргарликлар  
түштүк бөлүгүндө - жанубий томонида  
коноктор - меҳмонлар  
өнөрүн - ҳунарини  
меймандостук - меҳмондүстлик  
улуттук оюндарын - миллүй ўйинларини

37. Сөздөрдү жана сөз айкаштарын туура айтууга жана жазууга көнүккүлө.

«Манас» эпосу, маараке, куттуу, Талас, каада –салт, эрдик, көз алдында, байыркы, турмуштун, оомал-төкмөл, баатырдын эрдиктерин.

38. Төмөнкү сөздөрдү жана сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Талас, улуттук оюндар, байыркы, даңазалоо.

*Кыймыл- аракеттин атын билдирген, жөндөмө жана таандык мүчөлөр менен өзгөргөн этиштин өзгөчө формасы кыймыл атооч деп аталат: күлмөк.*

*Кыймыл атоочтор -оо, - уу, - мак, - май мүчөлөрүнүн жардамы менен жасалат: бар + уу + баруу, кел + мак = келмек.*

39. Жогорудагы тексттен кыймыл атоочтор катышкан сүйлөмдердү көчүрүп жазгыла.

40. Текстти окуп, мазмунун кыргызча айтып бергиле.

41. Тексттин 4 - жана 5 - абзацтарын өзбек тилине которгула.

42. Төмөнкү сөздөргө кыймыл атоочторду уюштуруучу мүчөлөрдү улап, көчүрүп жазгыла.

Оку, кес, кел, тап, жолук, сүйлөш, тартыш, чеч, талкуула.

### 43. Суроолорго жооп бергиле.

1. Эпостун 1000 жылдыгын белгилөө жөнүндөгү указга качан кол коюлган?
2. Кайсы жыл «Манас жылы» деп жарыяланган?
3. Эпостун миң жылдык мааракеси качан өткөрүлдү?
4. Кыргыз жергесине кимдер келишти?
5. Тойго келген коноктор эмнелерге күбө болушту?
6. Өкмөттүк делегация деген эмне? Ага кимдер кирет?
7. «Түштүк» деген сөзгө карама-карши маанилеш сөздү белгиле.
8. «Кут коштоп келген» деген сөз айкашынын маанисин чечмелеп бер.
9. «Маараке» деген сөзгө маанилеш сөздү белгиле.
10. Тексттин темасы анын мазмунуна жооп береби? Оюнду далилде.

## ЭТИШТИН ӨЗГӨЧӨ ФОРМАЛАРЫНЫН ЖАЗЫЛЫШЫ

### Түшүм майрамы

Кыргыз эли эзелтеден бери күркүрөгөн күз айларында түшүм майрамын өткөрүштөт. Аны «чеч кор» деп аташкан.

Кыргыз эли Борбордук Азиянын башка элдериндей эле мол түшүмдүн ыйык ээси Баба Дыйкан, ал эми молчуулукту, кененчиликти, ийгиликті жана жакшылыкты берген Кыдыр Ата деп эсептешкен.

Майрам күнү кырманда иштегендөр таза кийинишкен. Тазалык жана иреттүүлүк өкүм сүрүшүчүн байыртадан бери келе жаткан ыйык каада-салттарды колдонуу талап кылынган. От чыгып кетпесин деп кырманга жакын жерге от жактырышпаган. Дан ным тартып калбасын деп суу да коюлбаган.

Адегенде кырмандын ээси додолонган кызылдын үстүнө чыгып, чен идиш менен так ортосунан сузуп алыш, үйүлгөн кызылды тегерете, чууртуп сээп чыккан. Андан кийин ал келме келтирип, жыгач күрөктү колуна алат да, анын сабы менен үйүлгөн дандын орто ченинен оң жагын көздөй туурасынан тегерете чийип чыгат. Кызылдын ээси жетим-жесирлерге табак

толтура сузуп берет. Андан кийин кырманга кан чачуу ырымы болот. Бул учун бир жандыкты курмандыкка чалышкан. Канын кырманга чачышып, кызылга сайылган күрөк, айры, шыпыргыга сүртүшкөн. Этин ошол жерде бышырып, кошуна-колондорду чакырышып жешкен.

Ырым -жырымдар бүткөндөн кийин данды түнү бою кырманда калтырышкан. Эртеси эрте менен үйлөрүнө ташып кетишкен.

### Сөздүк

түшүм - ҳосил	kyrmán - хирмон
күрөк - курак	ыйык - муқаддас
шыбыргы - супурги	майрам - байрам
эт - гүшт	айры – бешилик

44. Жаңы сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын айтылышина жана жазылышина көнүл бургула.

Эзелтен, күркүрөгөн, түшүм майрамы, чеч кор, ыйык ээси, мол түшүм, кырман, иреттүүлүк, күрөк, түнү бою.

45. Төмөнкү сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Баба Дыйкан, Кыдыр Ата, кырман, түшүм, майрам, кененчилик, этин, сүртүшкөн, ташыган.

46. Текстти үн чыгырып оқуугула. Мазмунун кыргызча айтып бергиле.

47. Тексттен этиштин өзгөчө формалары катышкан уч сүйлөмдү көчүрүп жазгыла. Алардын кайсы мүчөнүн жардамы менен уюшул-гандыгына жана жазылышина көнүл бургула.

48. Суроолорго жооп бергиле.

1. Түшүм майрамы эмне деп аталган?

2. Майрамга дыйкандар кандай даярданган?

3. Түшүм майрамында аткарылуучу каада- салттарды ата.

Алардын аткарылышин айтып бер.

4. Баба Дыйканга жана Кыдыр Атага дыйкандар эмне үчүн сыйынышкан?

5. Дыйкандар эмне үчүн түшүм майрамында курмандык чалышкан?

6. Эмне үчүн дыйкан жетим-жесирлерге табак толтура эгин сузуп берген?

7. «Сап» деген сөздүн маанисин айтып бер. Бул сөздүн канча мааниси бар?

8. «От чыгып кетпесин» деген сөз айкашынын маанисин кандай түшүндүн? Туруктуу сөз айкаштарынан дагы билесиңбى?

9. Тексттеги «кызыл» деген сөзгө маанилеш сөз тап.

10. «Түн» деген сөзгө карама-каршы маанилеш сөз барбы? Болсо атап бер жана аны катыштырып сүйлөм түз.

49. Тексттин төртүнчү абзацын өзбек тилине которгула.

50. Көп чекиттердин ордун толуктап, сүйлөмдөрдү көчүрүп жазыла.

1. Күз айларында кыргыз эли... майрамын белгилейт.

2. Кызылдын ээси табак толтура... сузуп, жетим – жесирлерге берет.

3. Эгинди түнү бою... ташташкан.

51. Этиштин өзгөчө формалары кандай жазыларын айтып бергиле.

Төмөнкү суроолорго жооп бергиле.

1. Негизги этиш менен көмөкчү этишти катыштырып сүйлөм түзгүлө. Алар кандай жазылат?

2. «Чакчыл этиш + көмөкчү этиш» моделине мисалдар келтиргиле.

3. Кыймыл атооч жана андан кийин келген көмөкчү сөз кандай жазылат?

4. Атоочтуктар жана алардан кийин келген зат атооч сөз кандай жазылат?

52. Төмөнкү сөздөр этиштин кайсы формалары экендигин аныктагыла жана топтоштуруп жазыла. Аларды катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Барган, келе, чуркап, чуркоо, күлүүчү, келгенче, келер, ойлоо, келмек, укмак, баргыча, бармак, ойлобос, укмайынча.

# ЭТИШТИН ӨЗГӨЧӨ ФОРМАЛАРЫНЫН СИНТАКСИСТИК КЫЗМАТЫ

Иса Ахунбаев

Иса Ахунбаев - көрүнүктүү хирург. Ал 1908-жылы Ысык-Көл обласынын Тору-Айгыр қыштагында төрөлгөн. 1935-жылы Орто Азия медицина институтун аяктап, жалпы хирургия кафедрасында асистент болуп иштеген. Андан соң медициналык институттун директору, Кыргыз илимдер академиясынын президенти болуп шайланган.

Иса Ахунбаевдин илимий изилдөөлөрү балдардын сокур ичеги, эндемиялык бөгөк, эхинококкоз, жүрөк ооруларына арналган. Анын демилгеси менен республикалык клиникалык ооруказада көкүрөк хирургия бөлүмү уюштурулган.

«Шокторду классификациялоо жөнүндө» жана «Калапсу шогунун очерки» деген монографиялары үчүн И. Ахунбаевге республиканын илим боюнча мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган.

Иса Ахунбаев медицина илимдеринин 28 кандидатын, 5 докторун даярдаган. Ал бир нече жолу эл аралык илимий жана коомдук форумдарга, хирургиялык конгресстерге катышкан. Австрия, Греция, Индия, Канада жана Франция өндүү мамлекеттерге барып, илимий докладдарды окуган. Кыргыз медицинасынын атасы, профессор И.А. Ахунбаевдин улуттук медицинадагы зор жетишкендиги – анын биринчилерден болуп адам жүрөгүнө операция жасашы. (КСЭ.).

## Сөздүк

көрүнүктүү - таникли

ыйгарылган - берилган

жүрөк оорулары - юрак ҳасталиклари

демилге - ташаббус

жетишкендиги - муваффақияти

төрөлгөн - туғилган

53. Тексттеги жаңы сөздөрдү таап жазгыла. Алардын туура айтылышына жана жазылышына көнүл бургула.

*Атоочтуктар сүйлөм ичинде баяндоочтун, бышыктоочтун, толуктоочтун, аныктоочтун милдетин аткарат: Жаш жигиттшин уялганы- өлгөнү (баяндооч). Отурган карыя сөзүн бүттү (аныктооч). Нурчүрөк таң атар маалда жолго чыкты. (Таң атаар маалда - бышыктооч). Эмилдин баратканын эч ким сезген жоск (толуктооч).*

*Чакчылдар сүйлөмдө баяндоочтун жана бышыктоочтун милдетин аткарат. Күн кызырып чыкса, элиди жоо чапкандай күйүн (бышыктооч).*

*Кыймыл атоочтор сүйлөм ичинде ээнин, толуктоочтун жана бышыктоочтун милдетин аткарат. Ээрде олтурушу кыт куйгандай бекем (ээ). Өткөндөгү окуядан кеп салууну жаскыш көрөт (толуктооч). Эгин - тегинин жыйнаштырууга келди (бышыктооч).*

54. Тексттен этиштин өзгөчө формаларын таап, экиден сүйлөм түзгүлө.

55. Текстти окуп чыгып, мазмунун кыргызча айтып бергиле.

56. Суроолорго жооп бергиле.

1.И.Ахунбаев ким болгон?

2. Ал качан, кайсы жерде төрөлгөн?

3. Анын илимий изилдөөлөрү эмнеге арналган?

4. Кайсы эмгектери үчүн ага мамлекеттик сыйлык ыйғырылган?

5. Анын жетишкендиги деп эмнени айтууга болот?

6. Дагы кайсы белгилүү врачтарды билесиңер?

57.Тексттен сан атоочторду таап, маанисine карай бөлүштүргүлө.

58. Көп чекиттердин ордуна керектүү сөздөрдү кооп, сүйлөмдөрдү окугула.

1. ... кыргыз медицинасынын атасы деп атоого болот?

2. Анын илимий изилдөөлөрү көбүнчө ... ооруларына арналган. 3. Тору-Айтыр ... Ысык-Көл обласында жайгашкан.

59. Тексттеги энчилүү аттарды топтоштуруп жазгыла жана алардын жазылуу өзгөчөлүгүнө көнүл бургула.

60. Тексттен этиштин формалары катышкан сүйлөмдердү таап, аларга синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

61. Этиштин формалары сүйлөмдүн кайсы мүчөлөрүнүн милдетин аткарат? Оюнарды мисалдар менен далилдегиле.

## КАЙТАЛОО

### Кеңди иштетүү

... Археологиялык казуулардан улам табылган кендер, андагы шаймандар кыргыз элинин кен байлыктарды эзелтен эле кенири пайдалангандыгынан кабар берет. Кен ишканалары биздин заманга чейинки II кылымда эле маалым болгон. Ошондо эле сымап, жез, сурма коргошун, алтын, күмүш өндүрүлгөн. Буга Талас тоо кыркаларындагы, Сары- Жаз, Ак-Түз, Чон-Кемин, Бoom, Талды-Булак жана Канигүт ондүү жерлердеги кен калдыктары күбө. Алардын баары монгол баскынчыларынын тушунда жок кылынган.

Кыргыз элинде жаратылыш байлыктарына кызыккан, табигий «геолог» аталган адамдар көп кездешкен. Жумгалда Чыйбыл деген киши XIX кылымдын аягында Ак-Күл, Дүңгүрөмө, Кара-Кечедеги таш көмүрдү отун катары пайдаланууну элге жайылткан. Ошондой эле адамдарга тери ашатканга керектүү минерал заттарды, ок куюга коргошунду пайдаланганды үйрөткөн.

Демек, биз азыр «геология» деп атаган илим биздин атабабаларыбыздан бери келе жаткан илим десек болот.

Жергебиздеги кен байлыктар тууралуу чыгыштын улуу инсандары Абу Али ибн - Сина жана Берунилер жазып калтырышкан. (Куд. Ж.)

### Сөздүк

шаймандар – асбоблар

жез - мис

чыгыш - шарқ

улуу - буюк, улуу

алтын - тилла

тери ашатуу – тери ошлаш

илим - илм

демек - демак

62. Төмөнкү сөздөрдүн туура айтылышына жана жазылышына көңүл бургула.

Кен, күмүш, алтын, Бoom, илим, коргошун, инсандар, шаймандар, тери, Сары-Жаз, Ак-Түз, Чон-Кемин, Канигүт, Ак-Күл.

63. Сөздөрдүн унгы жана мүчөгө ажыратып жазыла. Кайсы мамиленин уюштуруучу мүчө экендигин аныктагыла. Этиштин мамилелерин эсинөргө түшүргүлө.

Табылган, жок кылымган, жайылткан, калтырышкан, айтылып келет.

64. Жогорудагы тексттен кыймыл атоочтор, атоочтуктар жана чакчылдар катышкан сүйлөмдөрдү окугула. Алардын кайсы мүчөлөр аркылуу уюшулгандыгын жана синтаксистик кызматын түшүндүрүп бергиле.

65. Текстти окуп чыгып, негизги мазмунун кыргызча айтып бергиле. Тексттин ар бир абзацына ат койгула.

66. Суроолорго жооп бергиле.

1. Археологиялык казуулардан улам эмне маалым болду?  
2. Кыргызстанда кандай кендер өндүрүлгөн? 3. Кен ишканалары кимдер тарабынан жок кылымган? 4. Табыгый «геолог» деп кандай адамдарды атоого болот? 5. Чыйбыл эмне себептен «геолог» деп атальып калган? 6. Биздин жердин кен байлыктары тууралуу кимдер жазып калтырышкан?

67. Тексттин биринчи абзацын өзбек тилине которгула.

68. Азыркы учурда биздин өлкөбүздө казылып жаткан кен байлыктар тууралуу айтып бергиле.

69. Төмөнкү суроолорго жооп бергиле.

1. Археология эмне жөнүндөгү илим?
2. Кыргызстанда жаратылыш байлыктарынан эмнелер казып алышат?
3. Кара-Кечедеги көмүр азыр казылабы? Ал жерге чейин темир жол куруу иши жүрүп жатабы?
4. Кадамжай жана Айдеркенде кайсы кендер иштетилет?
5. Кум-Төр жөнүндө билгениңдерди айтып бергиле?
6. Кашкар-Жалал-Абад темир жолу эмне үчүн Арпа өрөөнү аркылуу курулат?
7. Геология эмне жөнүндөгү илим? Геолог каерде иштейт?

8. Абу Али ибн -Сина жана Берунилер жөнүндө эмнелерди билесин?

9. Кыргыз геологоруunan кимдерди билесин?

10. «Кыргыз ССРи энциклопедиясы» боюнча экскурсияга чыккыла. Өзүңөр жашаган райондогу жана областтагы кен байлыктары жөнүндөгү маалыматтарды кыскача жазып алгыла. Кыргызстанда кайсы кен өнүккөндүгүн жана келечектүү экендигин айтып бергиле.

## КАЙТАЛОО УЧУН СУРООЛОР

1. Этиш деген эмне? Ал кандай суроолорго жооп берет?

2. Этиш сөздөрдүн маанилерин айтып бергиле.

3. Кош мамиленин эрежесин, уюштуруучу мүчөсү кайсы экендигин айткыла?

4. Өздүк мамиле деген эмне? Ал кайсы мүчөлөр аркылуу жасалат?

5. Туюк мамиленин эрежесин айткыла.

6. Аркылуу мамиле деген эмне? Ал кайсы мүчөлөр менен жасалат?

7. Этиштин өзгөчө формалары кайсылар?

8. Чакчылдар деп эмнени айтабыз?

9. Чакчылдарды уюштуруучу мүчөлөрдү атагыла.

10. Чакчылдар сүйлөмдө кандай синтаксистик милдет аткарат?

11. Атоочтук деген эмне?

12. Ал сүйлөмдө кандай милдет аткарат?

13. Атоочтукун мүчөлөрүн айткыла.

14. Кыймыл атооч деген эмне?

15. Анын синтаксистик кызматы жөнүндө эмне билесиңер?

16. Кыймыл атоочту кайсы мүчөлөр уюштурат?

17. Этиштин өзгөчө формаларынын атоочтук жана этиштик белгилерин айтып бергиле.

18. Этиштер түзүлүшү боюнча кандай болуп белүнөт?

19. Татаал этиштердин жазылышын айтып бергиле.

20. Этиштер жөнүндө дагы эмнелерди билесиңер?

21. Биринчи чейректе үйрөнүлгөн тексттерде кездешкен адам аттарынын сөздүгүн түзгүлө.

22. Тексттерде кездешкен жер-суу аттарынын орфографиялык сөздүгүн түзгүлө.

## II ЧЕЙРЕК

### КАЙТАЛОО

#### Муратаалы Күрөнкеев

Муратаалы – залкар музыкант. Нукура элдик көркөм өнөрдүн кайталангыс устаты, күүнүн атасы болгон. Кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарынын бардыгында ойной билген. Комуз, кыл кыяк, чоор, сурнай, кернейлерди өзү жасаган.

Анын «Кичинекей шыңгырама», «Кыз кербез», «Тулпардын күүсү», «Байге» сыйктуу элүүдөн ашык күүсү нотага түшүрүлүп, кыргыз музыкасынын алтын фондусунда сакталып турат. Улуу музыкантын өзү өлсө да, ысымы өчпөйт. Анын чыгармалары улуттук маданиятыбыздын көрөнгөсүн байытып, кылымдан-кылымга жашай бермекчи.

Бишкектеги музыкалык - хореографиялык окуу жайына анын ысымы берилип, эстелиги орнотулган. Ошол окуу жайдын мыкты окуучулары үчүн Муратаалы атындагы стипендия белгиленген. Борбор калаабыздагы башкы көчөлөрдүн бири анын ысымын алып жүрөт. Биз улуу музыкант Муратаалы атабыз менен сыймыктанабыз.

#### Сөздүк

нукура -	чақиқий	күү -	оңанг
ысымы -	исми	борбор калаа -	пойтахт шашар
окуу жайы-	ўкүв юрти	мурас -	мерос
байге -	соврин	кайталангыс -	тенги йүүк
улуу -	машхур, буюк	эстелиги -	җайкали, ёдгорлиги

70. Жаңы сөздөрдүн туура айтылышына жана жазылышына көнүл бургула.

Муратаалы, залкар, нукура, өнөр, күү, кыл кыяк, сурнай, керней, мурас, «Кичинекей шыңгырама», «Кыз кербез», «Тулпардын күүсү», «Байге», улуттук, көрөнгө, калаа.

71. Этиштин мамилелерин, алардын эрежесин эсиңерге түшүргүлө. Текстти окуп чыгып, мамиле этиштерди тапкыла жана анын кайсы мамиледе экендигин аныктагыла.

72. Текстти үн чыгарып окугула. Мазмунун кыргызча айтып бергиле.

73. Төмөнкү сөздөрдү жана сөз айкаштарын катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Комуз, кыл кыяқ, чоор, алтын фонду, күү, окуу жайы, борбор калаабызда.

74. Этиштин өзгөчө формалары катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, аларга синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

75. Кыймыл атоочтордун эрежесин, аны уюштуруучу мүчөлөрдү эсиңерге түшүргүлө. Төмөнде берилген сөздөргө кыймыл атоочтун мүчөлөрүн улагыла жана аларды катыштырып жай, суроолуу жана илептүү сүйлөм түзгүлө.

Сакта, ойно, белгиле, сүйлөш, бер.

76. Тексттин биринчи абзацын өзбек тилине которгула.

77. Көп чекиттердин ордун керектүү сөздөр менен толуктап, сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла.

1. Муратаалы Күрөнкеев улуттук музыкалык ... бардыгында ойной билген. 2. Бишкектеги ... окуу жайына анын ысымы берилген. 3. Борбор калаабыздагы башкы көчөлөрдүн бири ... ысымын алыш жүрөт.

78. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарғыла.

1. «Залкар музыкант» дегенди кандай түшүнөсүн?

2. Элдик музыкалык көркөм өнөргө эмнелерди кошууга болот? Кыяк ойноо өнөрү киреби?

3. «Музыканы нотага түшүрүү» дегенди кандай түшүнүүгө болот? Музыкадан башка нерсе нотага түшүрүлөбү?

4. Музыкалык - хореографиялык окуу жайларында кимдер окуйт? Алар кандай кесипке ээ болушат?

5. Муратаалы Күрөнкеевдин өмүр баянын кыскача жазып келгиле.

## СЫРДЫК СӨЗДӨР

... Каркырадан батышты көздөй жүрүп, токой аралап, Кызыл-Кыядан ашып түшө келгенде, бет мандайдан мелмилдеген Ысык-Көл көрүндү.

Тегерете чоң-кичине суулар салаалап куюп, ортодо жай толкуп көл жатат. Жээгине барышса, балыгы бетин бербейт. Дүргүп үркүп кетип, кайра жамырап келип, титереп калкып турушат. Манас аттан түшүп, көл суусуна жүзүн чайды, кылаалап көпкө жүрдү. Дыйканчылык кылып калган эмеспи, жәэктен окчунураак барып, жер чукуса карыш бою кара топурак.

-Жаныбарым Ыйык-Көл, жер соорусу турбайбы? Мындай сулуу көл болбос, чиркин! Жердей турган жер экен, бирок, аттин, тегереги чылк аскалуу тоо экен, жоо камап кирсе, эл кантет, көлгө кире качабы? (А.Ж.).

### Сөздүк

батышты - фарбни	бет мандайынан - рўпарадан
жүзүн чайды - юзини ювди	кылаа - соҳил
жәэктен - соҳилдан	жер соорусу - энг түзүл жой
окчунураак - йироқроқ	балыгы - балифи
жоо - ёв, ағёр	дыйканчылык - дөхөнчилик
титереп - титраб	

79. Жаны сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышын жана жазылышын эсиеңгэ туткула.

Мелмилдеген, ак чардак, жәэктен, аскалуу, жоо, дүргүп үркүп, кылаалап жүрүү, окчун барып, карыш бою, жаныбарым, Ыйык-Көл, жер соорусу, чиркин, жердей турган жер, аскалуу.

*Адамдын ички сезимин (кубануу, таң калуу, кайгыруу, чочуп кетүү, ырахаттануу ж.б.) жана айбандарга карата эрктик мамилесин билдириген сөздөр сырдык сөздөр деп аталат: эх, баҳ, чиркин.*

80. Жогорку тексттен сырдык сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, маанисine карай ажыраткыла.

81. Текстти үн чыгарып окугула. Мазмунун кыргызча айттып бергиле.

82. Суроолорго жооп бергиле.

1. Кызыл-Киядан ашып түшө келгенде эмнени көрүштү?

2. Көл алыстан кандай көрүндү?

3. Жээгине барганда эмнеге күбө болушту?

4. Манас аттан эмне үчүн түштү?

5. Көлдүн кооздугу тууралу Манас кандай сезимин билдириди?

83. Төмөнкү сөздөрдү таяныч катары пайдаланып, сырдык сөздөрү катыштырып сүйлөм түзгүлө.

84. Ысык –Көл, мелмилдеген, сулуу, аскалуу, кара топурак.

85. Тексттин экинчи абзацын өзбек тилине которгула.

86. Көп чекиттердин ордуна керектүү сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла.

1. ...аттан түшүп жүзүн сууга чайды. 2. Жаныбарым ..., мындай сулуу көл болбос! 3. ..., тегереги чылк аскалуу тоо экен.

87. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарбыла.

1. «Батышты» деген сөзгө карама-каршы маанилеш сөздү ата.

2. «Көздөй» деген сөзгө маанилеш сөздү ата.

3. «Чоң - кичине» деген сөз эмне үчүн дефис менен жазылды?

4. «Жээгине барышса, балыгы бетин бербейт» деген сүйлөмдөгү ойду кандай түшүнөсүн?

5. Монолог деген эмне? Тексттин үчүнчү абзацын монолог деп атаса болобу?

6. Манас көлдү касиеттүү нерсе катары кабыл алып, ага кайрылды. Бул ойду кайсы абзацтын мазмуну боюнча далилдесе болот?

7. Көл Ысык-Көл жана Ыйык-Көл деп эки түрдүү атalaryп жатканын түшүндүрүп бер.

8. Кызыл-Кыя, Ысык-Көл, Каркыра, Манас, Ыйык-Көл деген сөздөр кандай энчилүү аттар? Бул сөздөрдүн жазылышын түшүндүрүп бер.

9. Текстке тема кой.

10. Кыргызстандагы көлдөрдү ата.

## АЙБАНАТТАРГА КАРАТА АЙТЫЛУУЧУ СЫРДЫК СӨЗДӨР

- Айнанайын, уйчуманым! Ушул сенин мал айдаганыңды! – деп, Канымгүл баласын жыттагылап удаа-удаа өпкүлөйт. Согончогуна түшкөн узун кейнөгүнүн этегин булактата чайпалып баскан Канымгүл божурап келе жаты. –Айда, садагаң болоюн, айда... Чыбык менен ур. Өш, муну кара, жүгөрүгө ат койгону турат! Өш десе! Айнанайын, мен азыр уйду саим, сүт ичесиңби, Токон?

Так ошол убакытта көчөдөгү уюлгуп жаткан чаңдын ичинен бир атчан чыга келди. Анын атка миниши башкacha. Аба үп болуп турганына карабастан, үстүндө жаан-чачындан өңү өчүп бозорган плащ. (Ч.А.)

### Сөздүк

көйнөк -	күйлак	жүгөрүгө -	маккажүхорига
баласын -	боласини	чыбык -	бутօғ, новда
чаңдын ичинен -	чанг	согончугуна -	товорига
	орасидан		этагини
көйнөгүнүн этегин -	күйлагининг	уй саим -	сигир соғаман
уй саим -	сигир соғаман	уйчуманым -	подачим
уичуманым -	подачим	жаан-чачындан -	ёғин - сочиндан

88. Төмөнкү сөздөрдү туура айтууга жана жазууга үйрөнгүлө.

Канымгүл, удаа-удаа, согончогу, жүгөрү, саим, уюлгуп жаткан, үп, аба, жаан –чачын.

89. Текстти окуп чыгып, ички сезимди билдирген сырдык сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү тапкыла.

*Айбанаттарга карата болгон эрктик мамилени билдириген (чакыруу, жоошуутуу, айдоо) сөздөр айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр деп аталат: кыруу - кыруу, күчү - күчү.*

90. Тексттен айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр катышкан сүйлөмдердүү көчүрүп жазгыла. Кайсы айбанатка карата айтылган сөз экендигин түшүндүргүлө.

91. Төмөнкү сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө.  
Токон, сүт, бозоргон.

92. Айбанаттарга карата колдонулган сырдык сөздөрдү графага жазгыла.

Жаныбарлардын аты	Чакырганда	Кетиргенде
Тоок	тү - тү	күш
Ит		
Үй		
Кой		
Эчки		
Жылкы		

93. Тексттин мазмунун кыргызча айтып бергиле.

94. Кыргыз тилиндеги кубануу, таңкалуу, өкүнүү сезимдерин билдириген сырдык сөздөрдү атагыла. Аларды катыштырып сүйлөм түзгүлө.

## **СЫРДЫК СӨЗДӨРДҮН АЙТЫЛЫШЫ ЖАНА ЖАЗЫЛЫШЫ**

... Жоролор жабыла көтөрүп, Манасты сарайга алып кирип кетишти. Манас жарааттан мурун найза уусунан катуу жыгылды. Алманбет жаткан жайынан көчүп, Манастын үстүндө, күндүртүндүр билген өнөрүн жасап, ар дайым кашында.

- ...Ээ, айкөлүм, түгөйүм, эрдигин бар, эсиң жок! Жылгындуу Кен -Көл, кен Таласта жүргөнсүп, ушундай да абайсыз жан болосунбу, катыгүн! Манасым барда, мен кытай эмес кылымды

чабам дечү элем. Береним Манас турганда өлүм жок мага дечү элем. Эми тегерегибиз бүт душман, сен жаралуу жатасың.

Аттиң ай, аттиң! Хан сарайында хан өзү гана турсун деп, мен неге бөлүнүп жай күттүм экен?! –деп сыйздаган баатыр Алмамбеттин ителгидей эки көзүнөн эки тамчы жаш түштү. (А.Ж.).

### Сөздүк

жоролор - ошналар

жарааттан - жароҳатдан

үусунан - заҳридан

эки көзүнөн - иккى күзидан

өнөрүн - ҳунарини

жаткан жайынан - ётган

жойидан

абайсыз - эҳтиётсиз

сыйздаган - ғамга ботган

ЭКИ ТАМЧЫ - ИККИ ТОМЧИ

95. Жаңы сөздөрдү дептериңерге көчүрүп жазып, алардын туура айтылышын жана жазылышын эсиңерге туткула.

Алмамбет, өнөрүн, айкөлүм, түгөйүм, Кең-Кол, береним, ителги.

96. Төмөнкү сөздөрдүн түшүндүрмөсүн окугула, аларды катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Айкөл –ак көңүл, адилет, кең пейил.

Береним –баатыр, эр, каарман.

Ителги –жемин тээп түшүрүүчү кыраан күш.

*1. Сырдык сөздөр кайталанып, кош сөз катарында айтылса, арасына дефис коюлуп жазылат:*

*пай - пай, өш - өш.*

*2. Сырдык сөз күчтүү сезим менен айтылып, сүйлөмдүн башында келсе, өзүнөн кийин илеп белгиси коюлат да, кийинки сөз баш тамга менен жазылат:*

*Аттиңай, аттиң! Хан сарайында ...*

*3. Эгерде сырдык сөз сүйлөмдүн башында келсе, өзүнөн кийин үтүр коюлат: Баракелде, жасакы ырدادың.*

**4. Сырдык сөз сүйлөмдүн ортосунда келсе, эки жағынан үтүр менен ажыратылат:**

*Жардамыңарга, балли, абдан кубандым.*

**5. Сырдык сөз сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнөн мурун үтүр көюлат:**

*Келдиңерби, айланайындарым!*

**6. Сырдык сөздөр өзгөчө интонация менен айтылат:**  
*кокуй (чочуу).*

97. Тиешелүү тыныш белгилерин коюп, сүйлөмдөрдү көчүрүп жазыла.

1. Ушу балага катуу айтып койдум ээ кап. (Т.С.).
2. Кыруу кыруу ак боз бээ.  
Оң туруп бер желеңе (А.О.).
3. Эх Чиркин биздин күндөр кандай таттуу  
Бүгүндөн эртеңкиси ырахаттуу. (А.О.).

## СЫРДЫК СӨЗДӨРДҮН СТИЛДИК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ

### Жорго

... Танабай жоргону жетелеп, сууга алпарды. Жаралуу оозунан суулугун абайлап чыгарды. Гүлсары тумшугун сууга салды. Муздак суу чыкыйын какшатты. Ох, чиркин, не деген таттуу суу! Ушу судан ичирген ээсине Гүлсары өмүр бою кул болууга ыраазы болуп ичи.

Ошол ошо болду, Гүлсары токумга үйрөнүп, кысынбай калды. Ээси минип алса, шаттангандай жүрөт. Танабай тизгин кагып, жоргосуна салып коет. Көргөн адам көзү жайнап, тамшанып калат.

- Ай, жаныбар, жорго болбосон коё кал, соорусуна суу койсон да чайпалбас = ов, -деп үн салып калышат.

Мурдагы жылкычы Торгой кезигип, Танабайга ыраазы болду.

-Бали, Танабай, өркөнүн өссүн. Жакшы үйрөтүпсүн. Эми көрүп ал, жоргонун жылдызы жанар! (Ч.А.).

## Сөздүк

жорго – йўрға	муздак суу – совуқ сув
өмүр бою – умброд	жылкычы – от боқар
суулугун – сувлигини	таттуу - шириң
ыраазы болуп – миннатдор (рози)	бўлиб

98. Жаны сөздөрдү жана сөз айкаштарын туура айтууга үйрөнгүлө.

Жорго, жаралуу, суулугун, ыраазы, өркөнүң, жоргонун жылдызы, жанар.

99. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын түшүндүрмөлөрүн билип алгыла.

Чыкый-мандай сөөгүнүн оң жана сол жак четтери.

Жорго-буттарын тең таштап, чайпала жүгүргөн жүрүшү бар жылкы.

Тизгин –аттын башын буруу, токтолтуу үчүн колдонуучу кайыш боо.

*Сырдык сөздөр стилдин бардык түрлөрүндө бирдей колдонула бербейт.*

*Сырдык сөздөр сүйлөшүү жана көркөм стилдерде колдонулат.*

100. Текстти окуп чыгып, мазмунун кыргызча айтып бергиле.

101. Суроолорго жооп бергиле.

1. Бул үзүндү кайсы чыгармадан алынган?

2. Анын автору ким?

3. Танабай жоргону кайда жетелеп барды?

4. Гүлсары эсисине эмне себептен ыраазы болду?

5. Торгой чал кимге, эмне үчүн ыраазы болду?

102. Текстен сырдык сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла.

103. Төмөнкү сөздөрдү жана сөз айкаштарын таяныч катары пайдаланып, сүйлөм түзгүлө.

Жорго, муздак суу, ээси, жылкычы.

104. Төмөнкү суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарғыла.

1. Сырдық сөздөр сүйлөмдүн кайсы жеринен орун алышы мүмкүн?

2. Жазууда сырдық сөздөрдөн кийин бир канча тыныш белгисин койсо болобу?

3. Сырдық сөздөр түзүлүшү боюнча кандай болуп бөлүнөт?

4. Татаал сырдық сөздөр жазылышы боюнча канчага бөлүнөт?

5. Кубануу сезимин билдирген үч сырдық сөздү ата. Алардын бирин катыштырып сүйлөм түз.

6. «Жорго» деген тексттеги «Ай, жаныбар, жорго болбосоң көё кал...» деген сырдық сөздү ким айтты? Мында кандай сезим туонтуулуп жатат?

7. «Бали», «өркөнүң өссүн» деген сырдық сөздөрдү ким айтты? Аларда кандай сезим берилди?

8. «Ох, чиркин, не деген таттуу суу» деген сүйлөм кимге таандык? Өз оюнду биринчи абзацтын мазмуну боюнча далилде.

9. Эмне үчүн «пай-пай» деген сырдық сөз дефис аркылуу, «өркөнүң» деген сырдық сөз дефиссиз жазылат?

10. Сырдық сөздүн жазылышы жана көркөм, сүйлөшүү стилдеринде аткарған стилистикалык кызматы боюнча тыянак чыгар.

105. Тексттин 3-5-абзацтарын өзбек тилине которгула. Кыргыз жана өзбек тилдериндеги сырдық сөздөрдүн оқшош жана айырмаланган жактарын мисалдар менен айттып бергиле.

106. Төмөнкү сырдық сөздөрдү зарыл интонациянын коштоосу менен айттыла жана аларды катыштырып сүйлөм түзгүлө.

1. Бах - ырахаттануу сезими;

2. Кокуй - чочуу сезими;

3. Кокуй -таң калуу сезими;

4. Жаныбарым -аёо сезими;

5. Өх -чарчагандыкты туонтуу сезими.

6. Күчү -күчү - чакыруу;

7. Күчү -күчү -эркелетүү сезими.

## ТУУРАНДЫ СӨЗДӨР. ТАБЫШ ТУУРАНДЫ СӨЗДӨР

### Эне чымчык

Жакындады күткөн күндөр зарылып,  
Бейтөгөйдөй уя барат тарылып.  
Чыйп! Чыйп! Этип чыга келет сары гүл,  
Улам жаңы жумурткалар жарылып.

Бардык дити уясына байланып,  
Көз ирмемге тыным албай жайланып.  
Чебеленип чымын жанын жангага уруп,  
Ченеми жок чарк көпөлөк айланып.

Белгилүү да бечаранын шашканы,  
Тойгуза албай алты бирдей ачканы.  
Алар эмне чыйп-чыйп этет таңды-кеч,  
Билгиси жок «алып келген» башканы.

Боорун чабуу балалуунун адаты,  
Канча келет, жетпейт адам санаты,  
Тынччылык жок эне чымчык болгон сон,  
Дир! Дир! Этип, токтоо билбейт канаты.

(Тур.К.)

### Сөздүк

алты бирдей - олтөвлөн	эне - она
чымчык - чумчук	уя - ин, уя
күткөн - кутган	таңды кеч - эртадан то кечгача
ачка - оч қолган	жумурткалар – тухумлар

107. Жаны сөздөрдү туура айтууга жана жазууга көнүккүлө.

Уя, жумуртка, дити, көз ирмем, бечара, боорун чабуу, канаты, чыйп –чыйп, дир –дир.

*Жандуу жана жансыз заттардан чыккан кыймыл-аракеттердин угулушун жана көрүнүштөрүн туураган сөз түркүмү тууранды сөздөр деп аталат.*

*Тууранды сөздөр маанисине карай табыш жана элес тууранды сөздөр болуп бөлүнөт.*

*Табыш тууранды сөздөр жандуу жана жансыз заттардан чыккан табышты билдириет: күрс, тарс, дүңдүңк.*

*Мындай сөздөргө эт, де деген жардамчы этиштер же - ылда мүчөсү кошуулуп айтылып, этиштин татаал формасы жасалат: күрс де, тарс эт, чыйкылда, кыйчылдан.*

108. Ырды окуп чыгып, тууранды сөздөр катышкан салтарды көчүрүп жазгыла. Тууранды сөздөрдү маанисине карай ажыратыла.

109. Ырды окугула жана мазмунун айтып бергиле.

110. Тууранды сөздөрдү татаал тууранды сөздөргө айландырып жазгыла.

Шалдыр, зуу, шарп, кыйч, шуу.

111. Көп чекиттердин ордуна керектүү тууранды сөздөрдү кооп, сүйлөмдөрдү көчүргүлө.

1. Балапандар ... этип, энесинен жем сурашат.
2. Эне чымчыктын канаты ... этип токтоо билбейт.
3. Балапандар танды-кеч ... этет.

112. Төмөнкү жаныбарлардын жана канаттуулардын үндөрүн графага жазгыла.

уй	кой	ит	тоок	карга	күкүк
мөө					

113. Төмөнкү этиш сөздөрдүн унгуларын белгилегиле.

Шакылдаган, дүкүлдөө, тарсылдал, даңылдал, чурулдал, кыркырап, шаркыраган, мөөрөп, бакылдаган.

114. Тууранды сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзгүлө.

Борс-борс, дабыр-дүбүр, арс-арс, качыр-кучур, шангыр, ку-ка-реку, ав-ав.

115. Төмөнкү суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарғыла.

1. Ырдын мазмуну анын темасына дал келеби?

2. Эне чымчыктын балапандарга болгон мээримин кайсы саптарды мисалга келтирүү менен далилдесе болот?

3. Эне чымчык эмнеге шашат? Эмне үчүн уя күндөн күнгө тарып баратат?

4. «Боорун чабуу балалуунун адаты» деген саптын мазмунун кандай түшүнөсүн? Балалуу эне менен эне чымчыктын окшош аракеттери барбы? Болсо айтып бер?

5. «Тынччылык жок эне чымчык болгон сон, Дир! Дир! Этип, токтоо билбейт канаты», - деген саптардын мазмунун кандай түшүнөсүн?

6. Ырдын формасына көнүл бур. Ыр канча куплеттен, ар бир куплет канча саптан турат? Ар бир сап канча муундан куралганын айтып бер.

7. Ырдан ар бир куплетиндең үйкаштык түзүп турган сөздөрдү бөлүп көрсөткүлө жана аларды дептериңерге көчүрүп жазгыла.

8. Турап Кожомбердиевден башка кыргыз балдар ақындарынан кимдерди билесинер?

9. Өзбек балдар ақындарынын ырларынан билесиңерби? Билсенер, алардын ырларынан окуп бергиле.

10. Ырдан автордун маанайын билсе болобу?

11. Ырдын өзүң каалаган бир куплетин эмки сабакка жаттап кел.

## ЭЛЕС ТУУРАНДЫ СӨЗДӨР

... Балдар эшик тартып чыкканда, арабалардын жанында күтүп турган эл дуу чайпалып козголо түштү.

Буурул сакал, уркуйган кызыл беттүү жылкычы Барпы эл ичинен бери бастыра берип:

-Кана, айланайын эл-журт, бата берели! –деп, дилдиреген үн менен ат үстүнөн кайрылды да, тизгинин каруусуна иле салып, эң алды өзү калчылдаган бүкүр колдорун жазды:

- Оомийин! Арбак-кудай колдосун, жеңип келгиле! Барпы дагы бир нерсе айтмак болду эле, бирок чамасы келбеди. Ат жалына жатакалып, күржүйгөн ийиндерин солк-солк эттире, айылдын сыртына чаап кетти. (Ч.А.).

### Сөздүк

балдар - болалар  
кызыл беттүү - қызил юзли  
ийиндерин - елкасини  
арабалар - аравалар  
чаап кетти - чопиб кетди

буурул сакал - оқ соқол  
эң алды - эңг аввал  
сыртына - ташқарига  
бүкүр - букри

116. Сөздөрдү жана сөз айкаштарын туура айткыла.

Арабалар, буурул сакал, кызыл беттүү, ат үстүнөн. Барпы, дирилдеген, каруусуна, калчылдаган, солк-солк, чаап кетүү.

*Элес тууранды сөздөр заттын кыймылы, көрүнүшү тууралуу элести билдирем. Алар үчкө бөлүнөт:*

1. Кыймыл-аракеттин же элестин тездигин билдерет: жалт, лып –лып.
2. Заттардын сырткы көрүнүшү, кыймылы жөнүндөгү элести билдирем: эрбең –сербең, чөлтөң- чөлтөң.
3. Адамдын сезимин билдирем: тыз, бөлк-бөлк.

117. Үзүндүнү окуп чыгып, элес тууранды сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла.

118. Суроолорго жооп бергиле.

1. Чогулган эл качан козголо түштү?
2. Барпы жылкычы эмне деди?
3. Ал кантип бата берди?
4. Барпы каяка чаап кетти? Эмне себептен?

119. Жаңы сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзгүлө?

Каруусуна, ат жалына, күржүйгөн, чамасы, оомийин.

120. Төмөнкү тууранды сөздөрдү маанисине карай топторго бөлүштүрүп жазгыла.

Тырс-тырс, калч-калч, кыйч-кыйч, качыр-кучур, леп-леп, шуу-шуу, солк-солк, болк, дир-дир, жалт-жуулт, мөлт-мөлт.

121. Үзүндүнү окугула. Мазмунун кыргызча айтып бергиле.

122. Текстке ат койгула жана өзбек тилине которгула.

## КАЙТАЛОО

... Айгүл сол жакка бурулуп көз чаптырды. Арсак тоолордун башындагы ак мөңгүлөргө тигилип:

- Ай, деги суук деген жетпейт турбайбы, - деп ичиркенип кетти. Дүгдүйүп учу-кыйырына көз жетпей созулуп жаткан калың токой көзүнө сонун көрүнду.

- Кап, жай азыр эле келип калсачы. Мына бу куурап турган бутактын баары жапжашыл болуп, ичинде булбулдар сайрап турат эле.

Токойдун ичин жаңыртып, атырылып ағып жаткан Нарын суусунун шаркыраган дабышы жакын жерден эле угулгансып турду.

Нарын суу, Нарын суу!

Ағып жатат шуу-шуу!

Анын дабышын туурап кыйкырып, бир нече ирет кайталады. Кашаңыраак күрөң атын «чү!» деп, теминип коюп, уйларын жайытка айдал бара жаткан Акун карыя:

- Бала да, суунун ағымын туурап жатканын көр, - деп бырс күлүп жиберди. (Ш.Б.).

## Сөздүк

мөңгүлөргө - муз тоёларга

суук - совук

ичиркенип кетти - совқотди

калың токой - қалин ўрмон

жай - ёз фасли  
куурап турган - қовжираб турган  
дабышы - товуши  
уйларын - сигирларини  
угулгансып турду - эшитилгандай бүлди  
токайдун ичин - ўрмоннинг ичини

123. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышина көңүл бургула. Алардын айрымдарын катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Көз чаптырды, ак мөңгүлөргө, Нарын суусу, кашаңраак, теминип, жайытка, каряя, бырс күлүп.

124. Сырдык сөздөрдүн эрежесин, алардын маанилик түрлөрүн эсineрге түшүргүлө. Тексттен сырдык сөздөр катышкан сүйлөм - дөрдү көчүрүп жазгыла.

125. Текстти окуп чыгып, тууранды сөздөр катышкан сүйлөмдердү көчүрүп жазгыла.

126. Тексттин мазмунун кыргызча айтып бергиле.

127. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткаргыла.

1. Айгүл кайсы тарапка бурулуп көз чаптырды?
2. Ак мөңгүлөргө тигилип эмне деди?
3. Айгүлгө кайсы суунун шаркыраганы угулуп турду?
4. Анын жанынан ким өтүп бараткан эле?
5. Акун каряя кайда бара жатат?
6. Акун каряя эмнеге күлдү?
7. Текстте сүйлөм башындагы сзыыкча кандай кызмат аткарат?
8. Өкүнгөн маанини билдирген сырдык сөздү тап?
9. Суунун үнү текстте кайсы тууранды сөз аркылуу берилген? Ал эмне үчүн дефис аркылуу жазылды?
10. Текстке тема койгула.

128. Тексттин акыркы абзацын өзбек тилине которгула.

## КАЙТАЛОО

129. Сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, тууранды сөздөрдү тапкыла.  
Алар сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара алабы?

1. Даистен дабырт угулуп, эшик чыйк ачылганда, бала  
ойгонуп кетти. 2. Чон бугу моюнун кейкейте созуп, чамгарактай  
мүйүзүн жонуна каңтара салып, ба-о, ба-о деп, кернейдей үн  
салды. 3. Танабай Чоронун үнүн уккандай болуп, селт этип алды.  
(Ч.А.).

130. Көркөм чыгармалардан тууранды сөздөр катышкан  
сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, алар текстте стилистикалык кандалай кыз-  
мат аткарғанын айтып бергиле.

131. Сырдык жана тууранды сөздөрдү катыштырып, «Кыш» деген  
темада текст түзгүлө.

132. Т.Кожомбердиевдин «Эне чымчық» деген ырынан жатка айт-  
кыла. Ырдын маанисин айтып бергиле.

133. Сүйлөмдөрдү көчүргүле. Тыныш белгилерин койгула.

1. Бах чиркин май айы кандалай сулуу ай.
2. Ай-ай бат эле шаарга жетип келдикпи.
3. Ошондой кайраттуу болгула айланайындар.
4. Күн кечтеп кетти короого,  
Чойт эркечим баштагын.

134. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарғыла.

1. Этиштин канча мамилеси бар? Аларды атагыла.  
2. Этиштин мамилелери кыймыл-аракеттин кандалай  
белгилерин көрсөтөт?

3. Этиштин формалары деген эмне? Аларды атагыла.  
4. Этиштин формаларынын этиштик жана этиштик эмес  
белгилерин айтып бергиле. Пикириңерди мисалдар менен  
далилдегиле.

5. Этиштин формаларынын сүйлөмдөгү синтаксистик  
кызматын мисалдар менен талдап көрсөткүлө.

6. Сырдык сөздөрдүн бөлүнүшүн жана алардын маанилерин  
айтып бергиле.

7. Сырдык сөздөр кандай жазылат? Оюнарды мисалдар менен далилдегиле.

8. Тууранды сөздөрдүн бөлүнүшүн айтып бергиле.

## ТАБЫШ ЖАНА ЭЛЕС ТУУРАНДЫ СӨЗДӨРДҮН ЖАЗЫЛЫШЫ.

### ТУУРАНДЫ СӨЗДӨРДҮН СТИЛДИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

... Алыкул молоташ бастырып, эгин сапырган кырманчыларга келди.

- Кырманга береке! - деди Алыкул.

Эгин сапырган дыйкан: «Айтканыңыз келсин», - деди да, жыгач күрөгү менен шырт дедире буудай сузуп асманга ыргытты.

- Айдар, кел! Айдар, кел! - деп конур үнүн сөзүп койду кырманчы.

- Эми мен сапырайын, - деди Алыкул күрөктү жерден алып.

- Акын колу тийди, кырманыбызга береке болот экен, - деди каптын оозун бууган кара мурутчан киши.

А шамал тык токтоп калгансыды. Алыкулдун сапырган буудайлары кайра жүзүн кептады.

- Шамалды чакыр, - деди жанагы кара мурутчан.

- Айдарым, кел! Айдарым, кел! - деди Алыкул.

Анын үнү киркиреп чыкты. (К.Ж.).

### Сөздүк

kyrmancy - хирмончи

эгин - экин

дыйкан - деңқон

жыгач күрөгү - ёғоч кураги

буудай - бүдөй

асманга - осмонга

эмси - энди

үнү - овози

каптын оозун - қопнинг

оғзини

береке - барака

жүзүн - юзини

шамалды - шамолни

135. Төмөнкү сөздөрдүн түшүндүрмөсүн көчүрүп жазыла. Аларды катыштырып сүйлөм түзгүлө.

молоташ - эгин бастыруу үчүн колдонулуучу жумуру таштан жасалган кырдуу эмгек куралы.

кырман - эгин бастыруу үчүн атайын тазаланган аянт.

Айдар - шамалдын пири.

**Татаал тууранды сөздөр кайталанып айтылып**

**жасалса, дефис аркылуу жазылат: серең –серең, шуу-шуу.**

**Тууранды сөздөр көркөм чыгармаларда жана сүйлөшүү  
стилинде гана колдонулат. Ал эми илимий, иши кагаздар  
стилинде, публицистикалык стилдин расмий жанрларында  
тууранды сөздөр колдонулбайт.**

136. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышина көңүл бургула.

Эгин, кырманчыларга, буудай, жыгач, күрөк, Алыкул, кара мурутчан, Айдар, үнү, киркиреп.

137. Тексттин мазмунун кыргызча айтып бергиле.

138. Суроолорго жооп бергиле.

1. Алыкул акын кимдерге келди? 2. Ал эмне деди?. 3. Эгин сапырган дыйкан эмне деп жооп берди ? 4. Алыкул эмне үчүн күрөктү колуна алды? 5. Кара мурутчан киши эмнеге кубанды? 6. Эмне үчүн Алыкулдун сапырган буудайы кайра жүзүн каптады? 7. Эмне себептен кырманчылар «Айдар, кел! Айдар, кел! » дешет? 8. Текстке тема койгула.

139. Тексттеги тууранды сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Алар сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткара алабы?

140. Кашаанын ичиндеги сөздөрдүн керектүүсүн коюп, сүйлөм түзгүлө.

1.Биз Кенеш Жусуповдун «Ыр сабындагы өмүр» чыгармасынан үзүндү (окудук, көрдүк). 2. Бул чыгарма (кыргыз, өзбек) элинин акыны А. Осмонов тууралуу жазылган. 3. ( Алыкулдун, Чыңгыздын ) «Ата-журт», «Ысык -Көл», «Музыка» жана башка ырлары бар. 4. Анын ысмы ( көл, шаар, мектептер, көчөлөргө) коюлган. 5. Биз улуу акыныбыз менен (кубанабыз, сыймык-танабыз).

141. Алыкул Осмоновдун «Кыргыз көлү» деген ырынан бир куплет жаттагыла. Жаттаган куплетиндерде кайсы үндүү жана үнсүз тыбыштардын сан жагынан басымдуулук кылганын аныктагыла.

## КЫЗМАТЧЫ СӨЗДӨР БАЙЛАМТА

### Карагай

Карагай - дайыма жашыл болуп туруучу кооз дарак. Анын сөңгөгү тик жана шагы калың болот. Карагайдын тамыры жерге терең кетпейт. Анткени менен анын төрт кырлуу ийне сымал жалбырагы 5-12 жылга чейин түшпөйт.

Карагай - суукка абдан чыдамдуу өсүмдүк. Ал көбүнчө конур күздөгү же эрте жаздагы суктардан, кургакчылыктан, кыштан жана түтүндөн жабыркайт.

Кыргызстандын дениз деңгээлинен 2000 - 2750 метр бийиктигети тоолорунда тянь-шань карагайы жана роберт карагайы кездешет.

Карагайлар өзүнө көмүр кычкыл газын сицирип алат да, органикалык заттарды пайда кылат. Ошонун натыйжасында абадагы кычкылтек көбөйөт. (КСЭ).

### Сөздүк

карагай - қарагай

кооз - чиройли

шагы - новдаси

терең - чукур

ийне сымал - игнасимон

суукка - совуққа

сөңгөгү - танаси

тамыры - илдизи

төрт кырлуу - түрт қирралы

жалбырагы - барги, япроғи

чыдамдуу - чидамли

эрте жаздагы - эрта

баҳордаги

көнүр күздөгү - кеч куздаги

жабыркайт - жабрланади

кургакчылыктан - қурғоқчиликдан

142. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышына көнүл бургула.

Жашыл, кооз дарак, сөңгөгү, калың, ийне сымал, чыдамдуу өсүмдүк, деңиз деңгээлинен, сицирип, органикалык заттарды, ошонун натыйжасында, кычкылтек, көбөйөт.

*Өз алдынча турганда эч кандай лексикалык мааниге ээ боло албаган, сүйлөм ичинде сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштыруу жана ар кандай кошумча маани берүү учун колдонулган сөздөр кызматчы сөздөр деп аталат.*

*Кызматчы сөздөр байламталар, бөлүкчөлөр, жандоочтор жана модалдык сөздөр болуп бөлүнөт.*

*Сүйлөм ичинде сөз менен сөздү жана татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырган кызматчы сөздөр байламталар деп аталат: ары, жана, да, себеби, менен, эми, бирок, ошол учун, же болбосо, анткени, ошол себептүү, анткени менен, эгер, эгерде.*

143. Тексттен байламталар катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла.

144. Суроолорго жооп бергиле.

1. Карагай кандай дарак?
2. Анын жалбырагы кандай касиетке ээ?
3. Карагай эмнеден жабыркайт?
4. Кыргызстандын тоолорунда карагайдын кайсы түрлөрү есөт?
5. Карагайлар кандай кызмат аткарат?

145. Текстти окугула жана мазмунун кыргызча айтып бергиле.

146. *Себеби, бирок, ары, же болбосо* байламталарын катыштырып сүйлөм түзгүлө.

147. Тексттен сөз менен сөздү жана татаал сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырып турган байламталарды тапкыла.

148. Тексттин биринчи абзацын өзбек тилине которгула.

149. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарғыла.

1. Тексттин экинчи сүйлөмүндөгү байламтаны аныктагыла жана кызматын белгилегиле.
2. Төргүнчү сүйлөмдүн башындагы «анткени менен» сөзү байламталык милдет аткарып жатабы?
3. Тексттин акыркы сүйлөмүнөн мурунку сүйлөмүндөгү «да» сөзүнүн кызматын аныктагыла.

## СӨЗ ӨСТҮРҮҮ

### Кыргыздын тунгуч газетасы

Кыргыз элинин тарыхый турмушундагы эстен кеткис даталардын бири –«Эркин Тоо» газетасынын биринчи санынын жарык көрүшү. Кыргызстанда басма сөз иши да ушул күндөн башталган. Кыргыздын тунгуч газетасы «Эркин Тоо» 1924 -жылы 7 - ноябрда Ташкенде араб тамгасы менен басылган. Ал кезде «Эркин Тоо» жалпы элдик сабатсыздыкты жоюу ишине чоң салым кошкон.

«Эркин Тоонун» жарык көрүшү кыргыздын көркөм адабиятынын, улуттук искусствосунун жана театрынын өнүгүшүнө чоң таасирин тийгизген.

«Эркин Тоо» газетасынын алдында түзүлгөн «Кызыл учкун» адабий ийриминен кыргыздын көп сандаган белгилүү акын-жазуучулары ёсуп чыгышты.

Бул газета 1927 - жылдын 16 - ноябринан тартып «Кызыл Кыргызстан», 1956 - жылдын 2-февралынан «Советтик Кыргызстан» деген ат менен чыгып турган.

Мезгилдин талабына, коомдогу саясий өзгөрүүлөргө ылайык 1991- жылдын 2-февралынан баштап газета «Кыргыз Туусу» деген ат менен чыгып жатат. («Кыргызстан»).

### Сөздүк

эстен кеткис - унтутилмас  
араб тамгасы - араб ҳарфи  
басма сөз - матбуоти  
жоюу - йүйиш  
сабатсыздыкты - саводсизликни  
таасирини - таъсирини  
тунгуч газетасы - ilk газетаси  
choң салым - катта ҳисса  
акын-жазуучулар - шоир ёзувчилар  
адабий ийрим - адабий түгарақ  
саясий өзгөрүүлөргө - сиёсий ўзгаришларга  
мезгилдин талабына - давр талабига

150. Текстти окуп, мазмунун айтып бергиле.

151. Тексттин 3-абзацын өзбек тилине которгула.

152. Азыркы учурда биздин республикасыздагы басма сөз иши жана жарық көрүп жаткан газета-журналдар тууралуу айтып бергиле.

153. Көп чекиттердин ордун керектүү сөздөр менен толуктап, сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла.

1. “Эркин -Too” газетасынын биринчи саны ... Ташкенде жарық көргөн.

2. “...” адабий ийрими “Эркин -Too” газетасынын алдында уюштурулган.

3. 1991 -жылдын 2 -февралынын тартып ... деген ат менен чыгып келе жатат.

154. Төмөнкү суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарғыла.

1. “Эркин -Too” газетасы эмне үчүн ушундай аталган?

2. “Сабатсыздыкты жооу” дегенди кандай түшүнөсүн?

Кыргыз эли 1924 -жылга чейин туташ сабатсыз болгонбу?

3. “Эркин -Тоонун” кыргыз адабиятына жана театрына тийгизген таасириң айтып бергиле.

4. Адабий ийрим деген эмне? “Кызыл учкун” адабий ийриминде тарбияланган акын-жазуучулардын атын атагыла жана аларды дептеринерге жазгыла.

5. “Эркин -Too” газетасы бүгүн кандай ат менен чыгат?

6. Азыркы чыгып жаткан “Эркин -Too” газетасы жөнүндө эмнелерди билесиңер?

7. Кыргызстанда кыргыз, өзбек жана орус тилдеринде чыгып жаткан газеталарды атагыла.

8. Газетадан кандай маалыматтарды алса болот?

Сен кайсы газетаны окуйсун?

9. Тексттин темасы анын мазмунун чыгылдыра алабы?

Пикириңди фактылар менен далилде.

10. Классташың, мугалимин же мектебин жөнүндө дубал газетага кыргызча жазылган макала даярда.

## БӨЛҮКЧӨ

### Тушоо кесүү

Тушоо кесүү - кыргыздын эң байыркы каада-салтынын бири. Бул ырым жаңыдан там-туң баскан баланы батыраак бассын, кийин эр жеткенде да турмушунда эч кандай тоскоолдукка жана кыйынчылыкка душар болбосун деген тилек менен өткөрүлөт.

Тушоо кесүү үчүн баланын ата-энеси айылдагы элди, бала-бакыраны кошо чакырып, той өткөрөт. Андан кийин чогулган элдин алдында жашы улуу, кадырман карыя тушоосу кесиле турган баланын буттарын ала жип менен тушайт.

Балдар атайын белгиленген аралыктан чуркап келишет. Биринчи келген бала кайчы менен тушоону кесет. Биринчи, экинчи болуп келген балдарга атайын байгелер берилет. (КСЭ).

### Сөздүк

батырак - тезроқ	эр жеткенде - вояга етганда
тоскоолдукка - түсікә	тилек - тилак
айылдагы - қишлоқдагы	той - түй
кадырман карыя - иззатли	аралыктан - масофадан
кеекса	байгелер - совринлар
кесет - кесади	дуушар болбосун - дучор
	бўлмасин

155. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышина маани бергиле.

Тушоо кесүү, ырым, тоскоолдукка, байге, карыя, аралык, каада-салт, чуркаган.

*Сүйлөмдүн жалпы мазмунуна же сүйлөмдүн курамындагы айрым сөзгө кошумча маани киргизген кызматчы сөз бөлүкчө деп аталат.*

*Бөлүкчөлөр маанисine карай чектеме (эле, гана), күчөткүч (эц, отө), аныктагыч (да, дале), салыштырма (куду, кадим), ырастагыч (ооба, албетте), тангыч (эч), сурама (ыя, ээ) жана божомолдогуч (го, белем) болуп бөлүнөт.*

**Бөлүкчө өзүнөн мурунку сөз менен бирдикте сүйлөмдө синтаксистик мылдем аткарат.**

156. Тексттен бөлүкчөлөр катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазтыла. Бөлүкчөлөрдү маанисине карай ажыраткыла.

157. *Өтө, албетте, гана, белем* бөлүкчөлөрүн катыштырып сүйлөм түзгүлө. Бөлүкчөлөр сүйлөмдүн жалпы мазмунуна кандай маани киргизгендин түшүндүргүлө.

158. Текстке карата суроолорду түзгүлө.

159. “Тушоо кесүү” текстин окугула. Мазмунун кыргызча айтып бергиле.

160. Керектүү бөлүкчөлөрдү пайдаланып, сүйлөмдөрдү окугула.

1. Тушоо кесүү ырымы жаңыдан (ыя, бейм, гана) баскан баланы батырак бассын деген тилек менен өткөрүлөт.

2. (Эн, өтө, да) биринчи келген балага баш байге берилет.

161. “Жамийла келди” деген сүйлөмгө ылайыктуу бөлүкчөлөрдү кошуп айтып, сүйлөмдөгү негизги ойго кошумча маани киргизиле.

162. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарғыла.

1. “Тушоо кесүү -байыркы каада- салт” дегенди кандай түшүнөсүн?

2. Тушоо кесүүнүн тилеги кандай экен?

3. “Ырым” деген сөздүн маанисин айтып бергиле.

4. Тушоосу кесилүүчү баланын буту эмне үчүн жип менен байланат?

5. Тушоо жип үчүн эмнеге ала жип тандалат?

6. Кыргыздардын тушоо кесүү салтын көргөнсүнбү?

Анда байгеге эмнелер берилет?

7. Тексттин темасы менен анын мазмуну дал келеби?

8. Текст канча абзацтан турат? Ар бир абзацты микротекст деп эсептеп, ар бирине тема койгула.

9. Биринчи абзацтын мазмунун айт жана микротекстке тема кой. Кийинки абзацтарды да жогоркудай тартыпте иште.

10. Өзбек элинин наристелерге арналган ырымдарынын бирин кыргызча айтып бер.

## ЖАНДООЧТОР

### Асан кайғы

Асан кайғы –XIV кылымда Жаныбек хандын тушунда жашап өткөн ақын. Ал кез карапайым элдин турмушу үчүн абдан катаал жылдар болгон. Табиятынан көзү ачық жана талант даарыган адам элдин башынан кечирген азабына көңүл кош карай албайт эле.

Асан кайғынын ата-теги жана өмүр таржымалы тууралуу так маалымат жок. Анын калтырып кеткен азыноолак ырларынан улам биз анын кечирген турмушу жана ой-пикири жөнүндө билебиз.

Асан кайғы -өз элинин кызыкчылыгын ойлоп жашаган элдик адам.

Эл мындай адамдарын дайым кастарлап, алардын нускалуу кептерин балдарына мурас катары калтырып келген. Ақылман адамдын өзү өлсө да, сөзү өлбөстүгүнүн бир күбөсү -ушул (А.Т.).

### Сөздүк

жашап өткөн - умр кечирган  
карапайым элдин - оддий халқнинг  
катаал жылдар - оғир йиллар  
көзү ачық - келажакни күрадиган  
көңүл кош - бепарво  
ата-теги - ота-боболари, аждодлари  
өмүр таржымалы - таржимаи ҳоли  
так маалымат - аниқ маълумот  
ырларынан - шеърларидан  
нускалуу кептерин - насиҳат сүзларини  
элдик адам - халқ кишиси  
күбөсү - гувоҳи

163. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышина көңүл бургула.

Асан кайғы, карапайым, катаал, табиятынан, көзү ачық, ой-пикири, элдик адам, дайым кастарлап , нускалуу кептерин, ақылман, өзү өлсө да, сөзү өлбөстүгүнүн, күбөсү, даарыган.

*Атоочторду жөндөмөлөр боюнча башкарып, сүйлем мүчөлөрүн байланыштыруу үчүн колдонулган сөздөр жандоочтор деп аталаат.*

Жандоочтор төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт:

1. Атооч жөндөмөсү менен айкашуучу жандоочтор: *үчүн, менен, жөнүндө, тууралуу, сайын, боюнча, бою;*
2. Барыш жөндөмөсү менен айкашуучу жандоочтор: *карай, дейре, чейин, караты, караганда, жарааша;*
3. Табыш жөндөмөсү менен айкашуучу жандоочтор: *көздөй, карай;*
4. Чыгыш жөндөмөсү менен айкашуучу жандоочтор: *көрө, көрөкчө, ары, бери.*

*Жандоочтор өзүнөн мурунку сөз менен бирдикте келип, сүйлемдө синтаксистик милдет аткарат.*

164. Жогорудагы тексттен жандоочтор катышкан сүйлемдердү көчүрүп жазыла. Кайсы жөндөмө менен айкашкан жандооч экендин аныктагыла.

165. “Асан кайғы” текстин окуп чыгып, мазмунун кыргызча айтып бергиле.

166. Суроолорго жооп бергиле.

1. Асан кайғы кайсы доордо жашап өткөн?
2. Ал табиятынан кандай адам болгон?
3. Асан кайғынын ата-теги жана өмүр таржымалы тууралуу так маалымат барбы?
4. Аны эл эмне үчүн унуптай келе жатат?

167. *Көздөй, сайын, бери, соң* жандоочторун катыштырып сүйлем түзгүлө. Алар сүйлемдө синтаксистик кызмат аткара алабы?

168. Көп чекиттердин ордун толуктап, сүйлемдердү көчүрүп жазыла.

1. Асан кайғынын ... тууралуу так маалымат жок.
2. ... адамдын өзү өлсө да, сөзү өлбөстүгүнүн бир күбөсү - ушул.
3. Эл мындай адамлардын ... кептерин балдарына мурас катары калтырып келген.

169. Текстті өзбек тилине көтөргула.

170. Төмөнкү суроолорғо жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарғыла.

1. Асан “кайғы” деген кошумча атты эмне үчүн алган?

2. Жаныбарлардын турмушун, жашоосун ойлоп, аларды аяган ақын, сенин көз карашында кандай ақын?

3. Асан кайғынын ырларында жаратылышты сүйүү идеяларынын басымдуулук кылышын далилдеп бер.

4. Жаратылышты коргоо жана аны кийинки муундарга татыктуу өткөрүп берүү жөнүндө өз оюнду билдири.

5. Жаныбарларды коргоо жана сактоо жөнүндө жазылган ырларды топтогула.

6. Тексттин темасын өзгөртүп атап, өз пикиринди далилдей аласыңбы?

7. “Менен” деген кызматчы сөздү бириңчи учурда байламта, экинчи учурда жандооч кызматында катыштырып, сүйлөм түз.

8. “Биз тынчтык үчүн күрөшөбүз” деген сүйлөмдүн синоними – “Биз тынчтыкка күрөшөбүз”. Сүйлөмдөрүн маанилештиги кайсы каражаттардын маанилештиги менен тике байланыштуу?

9. Кайсы жандооч сөздөр кепте бириңин ордуна экинчиси колдонулуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

10. Асан кайғы жөнүндө алган маалыматынардын негизинде анын ақындык жана ойчулук өзгөчөлүгү жөнүндө чакан аңгеме жазыла.

## СӨЗ ӨСТҮРҮҮ

### ЫСЫК-КӨЛДҮН ШАМАЛДАРЫ

Ысык-Көлдүн үстүнөн ар кандай күчтөгү шамалдар согуп турат. Алардын көпчүлүгү - көлдүн өрөөнүн курчап турган тоолордон көлдү карай соккон шамалдар. Күчтүү шамалдар экөө: батыштан, Бoom капчыгайы тараптан соккон шамал улан, чыгыштан соккон шамал сан - таш деп аталат.

Уландын ылдамдыгы кәэде секундасына 35 - 40 метрге жетет. Ал Балыкчы шаарында 3 saatтан 12 saatка чейин созулат.

Сан - таш шамалы Сан -Таш ашуусунан көлдү көздөй согот. Ылдамдыгы секундасына 17 - 20 метрге жетет. Сан -таш шамалы борордо өрөөндө аба басымы төмөндөп, шамал башталгандан кийин кайра жогорулайт.

### Сөздүк

шамалдар - шамоллар  
согуп турат - эсиб туради  
алардын көпчүлүгү - уларнинг кўпчилиги  
чыгыштан - шарқдан  
аба басымы - ҳаво ҳарорати  
ылдамдыгы - тезлиги  
Боом капчыгайы - Боом дараси  
Балыкчы шаарында - Балиқчи шаҳрида  
төмөндөп - пастлаб  
ашуусунан - довонидан

171. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышинын жана жазылышынын эснөргө туткула.

Ысык - Көлдүн, шамалдар, өрөөнүн, күчтүү, Боом капчыгайы, улан шамалы, Сан - Таш ашуусу, Сан-Таш шамалы, ылдамдыгы, аба басымы, төмөндөп, жогорулайт.

172. Текстти окугула. Мазмунун кыргызча айтып бергиле.

173. Суроолорго жооп бергиле.

1. Ысык-Көлдү көздөй көбүнчө кайсы тараптан шамал согот?  
2. Улан шамалы кайсы тараптан согот? 3. Анын ылдамдыгы канчага жетет? 4. Улан шамалы Балыкчы шаарында канча saatka чейин созулат? 5. Сан -таш ашуусунан көлдү көздөй келген шамал эмне деп аталат? 6. Анын ылдамдыгы канчага жетет? 7. Сан -таш шамалы согордо, аба ырайында кандай өзгөрүүлар болот?

174. Тексттен жандоочтор катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, жандоочтордун астын сыйзыла, кайсы жөндөмө менен айкашарын түшүндүргүлө.

175. Тексттин биринчи абзацын өзбек тилине көтөргүлө.

176. Төмөнкү жандоочтор кайсы жөндөмө менен айкашарын тапқыла. Аларды катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Мурун, соң, көрө, бери.

177. Төмөнкү байламталарды катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Жана, менен, бирок, антсе да.

178. Төмөнкү бөлүкчөлөрдү катыштырып, сүйлөм түзгүлө.

Бейм, го, гана, эле, абдан.

179. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарғыла.

1. Ысык - Көлдүн шамалдары кандай аталат?

2. Кыргызстандын картасынан Бoom капчыгайын жана Сан - Таш ашуусун тапқыла.

3. Кайсы шамал Көл өрөөнүндөгү абанын басымына таасириң тийгизет.

4. Шамал эмнеден пайда болот?

5. Улан жана Сан-таш шамалдары көлдө толкунду пайда кылабы?

6. Сан-таш же улан шамалы эмне үчүн Чүй өрөөнүнө етө албайт? Буга пикириң кандай?

7. Кыргызстандын өрөөндөрүндөгү шамалдар, негизинен, кайсы тараптан согот? Эмне үчүн?

8. Шамалдын пайдасы жана зыяны жөнүндө өз оюнду айтып бер.

9. Дениздердеги жана мухиттердеги шамалдар күчтүү толкундарды жаратат. Ал эми улан жана Сан-таш шамалдары ушундай өзгөчөлүккө ээби?

10. Түшүнбөгөн жана жооп бере албаган суроолорду географ мугалимден сурал бил.

## МОДАЛДЫК СӨЗДӨР

### Алгачкы химия илими

Ырас, байыркы адамдар бардык нерсени жаратылыштан үйрөнүшкөн. Чагылгандан күйүп кеткен дарактан пайда болгон күлдү көргөн алгачкы адамдар, шексиз, аябай таң калышкан. Сыягы, адам отту пайдалангандан тартып, азыркы химия илимине негиз салына баштаган. Албетте, кыргыздарда андай кубулуштардан кур болгон эмес. Арийне, кыргыздар ошол байыркы замандардан бери колдонуп келе жаткан эң жөнөкөй химиялык элементтерди ушул күнгө чейин колдонуп келе жатабыз. Ошентип, биздин ата-бабаларда да алгачкы элдик химия илими жараган. Алгачкы "химиктер" элге ар кандай химиялык реакцияларды жасоонун жолдорун үйрөткөн.

Кадимки эле ышкындын тамырынан ар түркүн боёкторду даярдап, үй тиричилигине зарыл болгон буюм -сайымды, боз үйдүн кереге - уугун өздөрү эле боёп алышкан. Кадимки айран, сүт менен терилерди ашатып, анан ачык ташты колдонуу менен аларды каныктырышкан. (Куд.Ж.).

### Сөздүк

жаратылыштан - табиатдан

ышкындын тамырынан - ровоч (ўсимлик)  
томиридан

чагылгандан - яшиндан

күйүп кеткен - ёниб кетган

түркүн боёкторду - турли бүёкларни

кулду - кулни

зарыл болгон - зарур бўлган

химия илимине - химия фанига

айран - қатиқ

үйрөткөн - ўргатган

терилерди - териларни

ачык ташты колдонуу менен - аччиқ тошдан  
фойдаланиб

180. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышина көнүл бургула.

Жаратылыш, чагылгандан, аябай, тан калышкан, отуу, өкүм сүрүп, ышкындын, боёктору, ачык ташты, ырас, шексиз, сыйыгы, арийне, каныктырышкан.

181. Тексттин мазмунун кыргызча айтып бергиле.

*Кыргыз тилинде модалдык сөздөр кызматчы сөз катары каралат жсана сүйлөмдө айтылуучу ой-пикирдин чындыкка карата болгон мамилесин, сүйлөөчүнүн көз карашын жсана ички эмоциясын билдирем.*

*Модалдык сөздөр ой-пикирди ырастоо, болжомолдоо, кандайдыр бир нерсенин зарыл экендигин туюндуруу маанисинде кепте колдонулат:*

1. *Күп жаайт, сыйыгы.*

2. *Ырас, эне ар бирибиз үчүн ыйык.*

*Биринчи сүйлөмдөгү модалдык сөз сыйыгы болжомолдогондукту, экинчи сүйлөмдөгү модалдык сөз ырас ойду ырастагандыкты туюндуурду.*

*Модалдык сөздөргө арийне, балким, албетте, ыктымал, чамасы, болжолу, кыязы, чындыгында, ырас, шексиз, сөзсүз, чыгар, окишойт, өндөнөт, шекилдүү, имиш, дейм, кокус деген сыйактуу сөздөр кирет.*

1. *Модалдык сөз сүйлөмдүн башында келсе, өзүнөн кийин үтүр коюлат:*

*Ырас, өмүр кандай кыска, кандай аз.*

*Тагдыр ошол олчөмүнөн кем кылбас.*

2. *Модалдык сөз сүйлөмдүн ортосунда келсе, эки жасына үтүр коюлат:* Уулуну сыркоологонун сездиби, айттор, эне жүрөгү тынч ала албады.

3. *Модалдык сөз сүйлөмдүн аягында келсе, өзүнөн мурда үтүр коюлат:* Апам бүгүн келбейт, кыязы.

182. Тексттен модалдык сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазыла. Модалдык сөз сүйлөмгө кандай кошумча маани киргизгенин айтып бергиле.

183. Суроолорго жооп бергиле.

1. Байыркы адамдар жаратылыштан эмнени үйрөнүшкөн?
2. Химия илимине качан негиз салына баштаган? 3. Биздин атабабаларыбыз эмнелерды өздөштүрүшкөн?
4. Ышкындын тамырын эмнеге пайдаланышкан?
5. Терилерди эмне менен ашатып, кантип каныктырышкан?

184. Төмөнкү сөздөрдүн түшүндүрмөлөрүн көчүргүлө. Аларды катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Ышкын- тоодо өсүүчү, жазы жалбырактуу, даамы кычкыл келген, желе турган өсүмдүк.

Айран – сүттөн үүтулган ачкыл тамак.

Ачык таш – дарылык касиети бар, кычкыл даамдуу кристалл.

185. Сүйлөмдөрдү окуп чыгып модалдык сөздөрдү тапкыла. Алар башка сөздөрдөн эмнеси менен айырмаланғандыгын түшүндүргүлө.

1. Ага карабай, албетте, ар бир инсандын көңүлүнө толгон тарыхый инсандар жок эмес. 2. Күн да туттугуп, араң турган, бүгүн болбосо эртең кар жаап коюшу ыктымал. 3. Ажеп болуп, жолуккандарын айт, кокус табышпай калса эмне болмок?

186. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткаргыла.

1. Ышкын каerde өсөт?
2. Ышкынды эмнеге пайдаланабыз? Сен ышкынды көргөнсүнбү?
3. Тоодо өскөн кайсы өсүмдүктөрдү тамак катары пайдаланууга болот?
4. Чүкүрү жана кымыздык жөнүндө билгениерди айтып бергиле. Алар кайда өсөт?
5. «Элдик химия илими» дегенди кандай түшүнөсүн?
6. «Тери ашатуу» деген эмне? Терини ашатпай эле пайдаланса болбойбу?
7. «Зарыл» деген сөзгө маанилеш сөздү тапкыла.
8. «Жөнөкөй» деген сөзгө карама-каршы маанилеш сөздү тапкыла.
9. Боз үйдүн бөлүктөрүн ата.

10. Тексттин темасын дагы кантип атап, анын мазмунун текстте сыйымдуу берүүгө мүмкүн.

187. Төмөнкү модалдык сөздөрдү сүйлөмдөрдүн башында, ортосунда жана аягында катыштырып, сүйлөм түзгүлө. Тыныш белгилерин коюлуу эрежелерин түшүндүрүп бергиле.

Мүмкүн, албетте, сыягы.

188. Ырастоо жана божомол маанилерин туунткан модалдык сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзгүлө.

189. Сүйлөмдөрдүн маанилерине ылайыктап, модалдык сөздөрдү кошуп жазгыла. Негизги ойго киргизилген кошумча маанилерди аныктастыла.

1. Рыспай жашынан музыкага кызыккан (сыягы, болжолу, чындыгында).

2. Мага бул оюң жакпады (сыягы, ырас, балким).

3. Ал да ошону тааныйт (имиш, дейм, кызы).

## КЫЗМАТЧЫ СӨЗДӨРДҮН СТИЛДИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Адамдар сүттү оокат катары өз тиричилигине пайдаланууну жапайы жаныбарларды жаңыдан колго үйрөтүп жүргөн эң байыркы кезден баштаган. Атам замандан эле сүттүн аш болумдуу сапатын жана кайталангыс касиетин адамдар өз тажрыйбасынан аңдап билген. Ошондон бери карай сүт адамзаттын өмүр жолун коштоп келатат. Азыр да адам туулган күндөн тартып сүт менен азыктанып, өмүрү өткөнчө сүттөн кол үзбөйт. Демек, сүт-адамзаттын эң байыркы жана негизги оокаттарынын бири. Аны биздин эл жалпысынан «ак» деп коёт.

Кыргыз эли кой, эчки, уй, топоз жана бээнин сүтүнөн түрдүү тамактарды жасап келген.

### Сөздүк

оокат катары - овқат сифатида  
жапайы жаныбарларды - ёввойи ҳайвонларни  
кайталангыс касиети - бетакрор хосияти  
тажрыйбадан - тажрибадан

үйдун - сигирнинг  
кой - эчкинин - қўй - эчкининг  
бээнин - биянинг

190. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышина жана жазылышына көнүл бургула.

Сұттү, өз тиричилигине, пайдаланууну, жапайы жаныбарларды, эң байыркы, аш болумдуулук, тажрыйбасын, адамзаттын.

*Байламталар кепте түрдүү стилистикалык жана стилдик маанилерди туюнтуп, кептин стилдик сапатына таасир этет.*

Анткени менен, ошентсе да, ошол себептен, ошон үчүн, неге десен, же болбосо байламталары көркөм чыгармаларда жана сүйлөшүү стилинде кеңири колдонулат.

Жана, менен, да, себеби, эгер, ошондуктан, ошонун натыйжасында, же байламталары адабий тиildин бардык стилдери учун жарамдуу.

*Жандаоочтор стилистикалык табияты боюнча башка кызматчы сөздөрдөн айырмаланат. Алар адабий тиildин бардык стилдеринде бирдей колдонулат.*

Бөлүкчөлөрдүн көбү кепте ортотк мааниге ээ. Алардын артараттуу колдонулган стилдери - көркөм, публицистикалык жана сүйлөшүү стилдери.

*Модалдык сөздөр көркөм чыгарма жана сүйлөшүү стилдеринде активдүү колдонулат.*

Ал эми публицистикалык, иши кагаздар жана илимий стилдерде болжомолдоо маанисингеги модалдык сөздөр колдонулбайт.

191. Текстти окуп чыгып, ага ылайыктуу ат тандагыла. Мазмунун кыргызча айтып бергиле.

192. Текст боюнча суроолорду түзгүлө.

193. Тексттин кайсы стилде жазылгандыгын аныктагыла жана кызматчы сөздөрдүн тексттеги маанилик өзгөчөлүгүн көрсөткүлө.

194. Иш кагаздарынын үлгүлөрүн пайдаланып, кызматчы сөздөрдүн колдонулушун айтып бергиле.

195. Текстти өзбек тилине которгула.
196. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарғыла.
1. Кызматчы сөздөрдүн ичинен кайсынысы адабий стилдерде активдүү колдонулат?
  2. Байламталардын стилистикалык кызматын айтып бергиле.
  3. Бөлүкчөлөр кайсы стилде активдүү пайдаланылат?
  4. Жандоочтордун стилистикалык кызматын айтып бергиле.
  5. Эмне үчүн модалдык сөздөр илимий жана иш кагаздар стилдеринде колдонулбайт?
  6. Кызматчы сөздөрдү катыштырып он-он беш сүйлөмдөн турган илимий стилдеги текст түзгүлө.
  7. Сүйлөшүү стилинин текстин диалогдун жардамы менен түзгүлө. Андагы кызматчы сөздөрдүн кандай милдет аткарып жатканын айтып бергиле.
  8. Арыз, түшүнүк кат жана тил каттын үлгүлөрүн жазтыла. Алардагы кызматчы сөздөр текстке кандай маанилерди киргизип турганын көрсөткүлө.
  9. Кызматчы сөздөрдүн жазылышын айтып бергиле.
  10. 6 - класста кыргыз тилинде өтүлгөн тексттердин айрымдарына стилдик талдоо жүргүзгүлө.

## СӨЗ ӨСТҮРҮҮ

### Толубай сынчы

Күндөрдүн биринде каардуу хан жигиттери менен уудан кайтып келе жатып, талаада жалгыз отурган кишини көрөт. Дайынын билүү үчүн чаап келген жигиттер алдына аттын куу башын кооп алыш: «Сенин тулпар экенинді ким билди, менини Толубайлыгымды ким билди», - деп күбүрөгөнүн угушат. Хандын буйругу менен сынчыны ордого алыш келишет. Хан сынчыга:

«Мага тулпар тандап бергин», - дейт.

Үч күн бою таңдан-кечке Толубайдын астынан хандын аргымактары чубатылат. Сынчы башын көтөрбөйт. Ачууланган

хан айылдагы аттардын баарын чубатууну буюрат. Анда да сынчы үн катпайт. Акырында Кармыш кулдун көк чолок аты келет.

### Сөздүк

хан - шоҳ, хон  
күндөрдүн бириnde - кунларнинг бирида  
каардуу - шафқатсиз  
уудан - овдан  
талаада - далада  
жалгыз кишини - ёлғиз одамни  
дайынын - дарагини  
билүү үчүн - билиш учун  
чаап келген - чопиб келган  
жигиттер - йигитлар  
сынчы - синчи  
ордого - ўрдага  
аргымактары - тулпорлари  
үн катпайт - индамади  
куу башын - қуруқ бошини

197. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышина көңүл бургула.

Каардуу хан, талаада, билүү үчүн, күлүк, Толубай сынчы, көтөрбөйт, чубатууну, көк чолок, тулпар.

198. Төмөнкү сөздөрдүн түшүндүрмөсүн көчүрүп жазгыла жана аларды катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Сынчы – сын берүүчү, сындоочу киши  
Тулпар – мыкты, чарчап-чаалыкпас ат  
Аргымак – асыл тукум, таза кандуу жылкы

199. Тексттин мазмунун кыргызча айтып бергиле.

200. Суроолорго жооп бергиле.

1. Каардуу хан кайдан келе жаткан эле?
2. Алар кимди көрүшөт?
3. Чаап келген жигиттер эмнени көрүштү?

4. Сынчыны каякка алыш кетиши?
5. Хан сынчыга кандай талап койду?
6. Хандын аргымактарынын ичинен тулпар табылдыбы?

201. Тексттин ақыркы абзацын өзбек тилине көтөргула.
202. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарғыла.
  1. Тексттин темасы мазмунду чагылдыра алабы?
  2. Тексттин мазмуну логикалық жактан баяндалып бүткөнбү?
  3. «Кул» деген сөздүн маанисин түшүндүрүп бер. Бул сөздүн маанисine карама-каршы маанилеш сөздү ата.
  4. «Тулпар» деген сөздүн маанисин айтып бер.
  5. Аттарын жактырбагандыгы үчүн хан Толубайды кечиреби? Эгерде кечирбесе, себебин көрсөт.
  6. Сенин оюң боюнча, Кармыш кулдун көк чологу тулпар чыгабы? Оюнду далилде.
  7. «Башын көтөрбөйт, үн катпайт» деген сөз айкаштарынын маанисин чечмелеп бер. Булар сынчынын хандын жылкыларына болгон пикирин туяунта алабы?
  8. «Сенин тулпар экенинди ким билди » деген сүйлөмдөн сынчынын даанышмандыгын билүүгө болобу?
  9. Окуя андан ары кандай өнүгөрүн божомолдоп айт.
  10. Толубайдын тагдыры келечекте кандай болорун тексттин мазмуну боюнча божомолдоого аракет кыл.

## КАЙТАЛОО

Сынчы аны көрүп: «Ханым, мына чыныгы тулпар ушу», - дейт. Хан ачууланып, Толубайдын эки көзүн ойдуруп таштайт. Ошондо сынчы эки көздүн кунуна ошол атты сурал алып, аны кырк күн таптап багат.

Кырк күн өткөн соң кемпирин мингизип, өзү учкашып ханга барат.

- Эй, көөдөк хан, мына баягы сен чанган ат. Жетип ал! – деп чаап жөнөйт.

Хан жигиттери менен жер дүнгүрөтүп кууп жөнөйт.

Толубай жакындап келип калган аттардын өңү-түсүн кемпиринен сурайт. Кер ала жакындап калганда күндү көздөй чабышат. Анын мээси жука болгондуктан, чуркай албай калат. Кер кашка жакындаганда таштуу жөлго бураг. Мунун туягы жука экен, чуркай албай калып калат. Ошентип, Толубай эч кимге жеткирбей, ханды уятка калтырган экен. (З.М.).

### Сөздүк

Чыныгы тулпар - ҳақиқий тулпор  
Эки көзүн - икки күзини  
Ачууланып - аччиқланиб  
Ойдуруп алат - ўйдириб олади  
Кунуна - хунига  
Кемпирин - кампирини  
Мингизип - миндириб  
Чаап жөнөйт - чопиб жүнайди  
Өңү - түсүн - рангини  
Мээси жука - ақли заиф  
Күндү көздөп - қүёшни күзлаб  
Туягы - туёғи  
Уятка калтырган экен - уятга қолдирган экан

203. Сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышына көнүл бургула.

Көөдөк, дүнгүрөтүп, кер кашка, кырк күнү, мингизип, баягы, күндү, мээси, жакындаганда, таштуу, туягы, жука, чуркай албай, ошентип, Толубай, уятка, калтырган экен.

204. Төмөнкү сөздөрдүн түшүндүрмөлөрүн көчүрүп жазып, аларды катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Кун-өлтүрүлгөн адам үчүн төлөнүүчү каражат.  
Көөдөк-мактанчак, көтөрүлмө, алангазар.

205. «Толубай сынчы» текстинин уландысын окуп, мазмунун кыргызча айтып бергиле.

206. Тексттен кызматчы сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Алардын сүйлөмдөгү кызматын айтып бергиле.

207. *Жана, ары, менен* кызматчы сөздөрдү кайсы учурда жандооч, кайсы учурда байламта болорун мисалдар менен түшүндүрүп бергиле.

208. Текстти өзбек тилине которгула.

209. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарбыла.

1. «Сынчы» деген сөз азыр кандай мааниде пайдаланылат?

2. Хан эмне себептен Толубайдын эки көзүн ойдуруп таштады? Хандын бул чечимин сен кандай баалайсың?

3. Кармыш кулдун көк чологун сынчы кырк күн багат. Кырк күндөн аз же көп күн бакса болбайт беле? Кырк саны дагы кайсы учурларда пайдаланылат?

4. Толубайдын чыныгы сынчы экендигин далилде. Эмне үчүн ал биринчи учурда күндү көздөй чапса, экинчи учурда таштакка чапты?

5. Кер ала аттын мээси, кер кашканын туягы жука экендигин сынчы качан билген?

6. Чыгарманын жанрын аныктагыла жана ага тема койгула.

7. Хандын образын айтып бергиле.

8. Сынчынын образын айтып бергиле.

9. Чыгарманын жомок экендигин анын тилдик каражаттарынын негизинде далилдегиле.

10. Жомокту улантып жазгыла.

## КАЙТАЛОО

## Күл азық

Кыргыз элинин эзелки тамактарынын бири - күл азық. Аны узак сапарга, апталап-айлап жүргөн мергенчилер менен аңчыларга, алыссын жайлоолорго кеткен малчылар үчүн жасашкан. Ал тургай Ата Мекендик согуш жылдарында да элибиз күл азыктын кээ бир түрлөрүн жасашкан. Анткени күл азық - ысык -суукка туруштук берген, алыш жүрүүгө женил, аш болумдуу, кубаттуу оокат.

Күл азыкты биздин эл ар кандай учурдагы талапка ылайыктап, бир нече түрүн даярдаган. Ошого жараша анын түрлөрү да көп болгон.

Этти бышырып, муздатып, жайып кургатып туруп, жаргылчакка тартып алат. Даяр болгон талканга талкалантган курутту кошот. Күл азыктын үчтөн экиси эттин талканы, бир бөлүгү курут талкан болуш керек.

Күл азыкты кургак жеп, сууга чайып же суюк ашкан кошуп ичсе болот. («К.д.»).

## Сөздүк

эзелки - қадимги

узак сапарга - олис сафарга

мергенчи - мерган

жайлоолорго - яйловларга

малчылар үчүн - чорвадорлар учун

Ата Мекендик согуш жылдарында -

Улуф Ватан уруши йилларида

кубаттуу - қувватли

куруттуу - қуртопни

бышырып - пишириб

210. Жаңы сөздөрдү жана сөз айкаштарын туура айтууга көнүл бургула.

Күл азық, эзелки, аш болумдуу, талапка ылайыктап, бир нече түрүн, түрлөрү, бышырып, муздатып, кургатып, жаргылчакка тартып, талкан, талкаланган, үчтөн экиси.

211. Кызматчы сөздөрдүн түрлөрүн жана алардын бири-бирин болгон айырмасын айтып бергиле. Оюндарды мисалдар менен далилдегиле.

212. Жогорудагы тексттен кызматчы сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү тапкыла. Кызматчы сөздөрдүн түрлөрүн белгилегиле.

213. Суроолорго жооп бергиле.

1. Күл азық деген эмне? Аны кайсы учурларда жасашкан?

2. Күл азыктын ыңгайлуулугу эмнеде?

3. Күл азық эмнеден жасалат?

4. Күл азыкты кантип пайдаланат?

214. «Күл азық» текстинин мазмунун кыргызча айтып бергиле.

215. Кызматчы сөздөрдү тексттен терип жазгыла.

216. Кайталоо үчүн суроолор жана тапшырмалар.

1. Тууранды сөздөр канчага бөлүнөт?

2. Табыш тууранды сөз деген эмне? Оюнду мисалдар менен бекемде.

3. Элес тууранды сөздөр деген эмне? Эрежени мисалдар менен далилде.

4. Кызматчы сөздөр канчага бөлүнөт?

5. Байламта катыштырып сүйлөм түзгүлө, ага синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

6. Бөлүкчө катыштырып сүйлөм түзгүлө. Сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

7. Жандооч катыштырып сүйлөм түзгүлө. Сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

8. Модалдык сөздөр катышкан сүйлөм түзүп, ага синтаксистик талдоо жүргүзгүлө.

## КӨП МААНИЛҮҮ СӨЗДӨР

### Сүймөнкул Чокморов

С.Чокморов - белгилүү сүрөтчү, таланттуу киноактер. Ал 1939 - жылы Аламұдун районундагы Чоң - Таш айылында төрөлгөн. Сүймөнкулдуң чыгармачылыгынын башаты да ушул тоо этегинде кичинекей айылдан башталган.

Алгач Фрунзедеги көркөм окуу жайында окуп, аны аяктагандан соң, Ленинграддагы Репин атындагы көркөм институтка тапшырган. Окуусун аяктап, Кыргызстанга келгенден кийин, кинорежиссер Болот Шамшиев менен таанышат. Ушул жолугушуудан кийин Сүймөнкулдуң актерлук өмүрү башталат.

Ал «Караш – караш окуясы», «Уркуя», «Ысык – Көлдүн кызгалдактары», «Жамийла», «Улан» жана башка жыйырмадан ашуун кинофильмдерге тартылган. Жыл сайын өткөрүлүүчү дүйнөлүк кинофестивалдарда беш жыл удаа «Эң мыкты ролу үчүн» деген ардактуу наамды жеңип алган.

Актерлук менен бирге сүрөтчүлүктү да таштабай ала жүргөн. Азыр Бишкек шаарындагы республикалык көркөм окуу жайы С. Чокморовдун ысымын алып жүрөт.

### Сөздүк

төрөлгөн - дунёга келган, туғилган

айылда - қишлоқда

тоо этегинде - тоғ этагида

кичинекей - кичкина

алгач - аввало

жыйырмадан ашуун - йигирмадан ошиқ

беш жыл удаа - беш йил қатораси билан

башаты - бошланиши

сүрөтчүлүк - рассомчилик

көркөм окуу жайы - рассомчилик билим юрти

ысымын - номини

жолугушуу - учрашув

217. Жаңы сөздөрдүн туура айтылышына жана жазылышына көнүл бургула. Аларды катыштырып сүйлем түзгүлө.

Сүймөнкул Чокморов, башаты, Аламудун району, көркөм окуу жайы, жолугушуу, «Карашиб-караш окуясы», «Уркуя», «Ысык -Көлдүн кызгалдактары», «Жамийла», «Улан» кинофильмдери, Чоң -Таш.

*Тилибиздеги сөздөрдүн баары эле маани берүү жасагынан бирдей эмес. Алардын кээ бирлерин бир гана мааниде колдонулат.*

*Ал эми айрым сөздөр көп маанини түшүндүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ал маанилер өз ара байланышта болуп, сөздөрдүн баштапкы маанисисен анын кийинки маанилерин жаралат. Тактан айтканда, сөздүн баштапкы маанисисен анын кийинки маанилерин таратат. Мындаи сөздөр көп маанилүү сөздөр деп аталат.*

*Мисали:* ак деген сөз:

1. Кардын, сүттүн түсүндөй түс.
2. Күнөөсүз, жазыксыз.
3. Чын пейилдүү, жамандыгы жок.
4. Айран - сүттүн жалпы аты деген маанилерге ээ.

*Ак деген сөздүн жогоруда каралган маанилеринин ортосунда ич ара маанилик байланыш бар. Ошол байланыш аларды бир сөздүн көп мааниси деп эсептөөгө негиз болот.*

218. «Сүймөнкул Чокморов» текстинен көп маанилүү сөздөрдү таап, «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн» пайдаланып, ал сөздөрдүн маанилерин жазгыла.

219. Суроолорго жооп бергиле.

1. С.Чокморов деген ким?
2. Ал качан, кайсы айылда төрөлгөн?
3. С.Чокморов кайсы окуу жайларынан окуган?
4. Кыргызстанга келгенден кийин ал кимге жолуккан ?
5. С. Чокморов тартылган кайсы кинофильмдерди билесин?
6. Кайсы окуу жайы С. Чокморовдун ысымын алыш жүрөт?
7. С.Чокморовдун негизги кесиби кандай эле?
8. Анын тарткан сүрөттөрүнөн көргөнүнөр барбы?

220. Тексттин мазмунун кыргызча айтып бергиле.
221. «Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгүн» пайдаланып, бештен ашык маанини туонткан көп маанилүү үч сөз таап жазгыла.
222. Көп чекиттердин ордун керектүү сөздөр менен толуктап, сүйлөмдөрдү окугула жана өзбек тилине которгула.
1. С.Чокморов- белгилүү ..., көрүнүктүү ... .
  2. Бишкек шаарындагы көркөм окуу жайы ... ысымын алыш жүрөт.
  3. Ал «Улан» кинофильминде Азаттын ролун ... .
223. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарыла.
1. С. Чокморов жөнүндө билгенинерди айтып бергиле.
  2. «Төрөлгөн» деген сөзгө маанилеш сөз тапкыла жана ал сөздүн колдонулуу чегин белгилегиле.
  3. «Кичинекей» деген сөзгө карама-каршы маанилеш сөз тапкыла жана ал сөздүн колдонулуу чегин белгилегиле.
  4. Көркөм окуу жайы деген кандай жай? Ал жерде кимдер билим алат?
  5. «Ушул жолугушуудан кийин Сүймөнкулдун актерлук өмүрү башталат» деген сүйлөмдөгү ойду айтып бер. Актерлук да өмүр болобу?
  6. Сүймөнкулдун эң жогорку ардактуу наамдарын билеси-нерби? Аларды атагыла.
  7. Кинофестиваль деген эмне? Кайсы жерлерде өтүлүүчүү кинофестивалдарды билесиңер?
  8. Сүймөнкулдун сүрөттөрүн билесиңерби?
  9. Кыргызстандык дагы кайсы сүрөтчүлөрдү билесиңер? Аттарын жана эмгектерин атагыла.
  10. Текстке дагы башка кандай тема койсо болот?

## **КӨП МААНИЛҮҮ СӨЗДӨРДҮН СТИЛДИК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

**Курманжан датканын чөбөрөсү**

Улуу окумуштуу Муса Адышев даңазалуу мамлекеттик жана коомдук ишмер, кыргыз элинин чыныгы қүйөрмөн уулу катары бүт элибизге белгилүү. Ал айтылуу Курманжан датканын чөбөрөсү.

Замандаштарынын айтуусуна караганда, М.Адышев өз боюна көп кырдуу илим-билимдин уюткусун сицирген. Кыргыздын маданиятын жана тарыхын беш көлдөй билген. М.Адышевдин дээринен эле уюштургуч жөндөмү байкалган. Жаштарга насылдуу насаатчы да болчу. Илимдер академиясынын геология институтунда директор болуп турган кезде анын жетекчилиги менен 24 доктордук, 100 дөн ашык кандидаттык диссертациялар корголгон. Ал учур геология илиминин гүлдөгөн, өр таянган мезгили катары кыргыз тарыхында калды. (З.А.).

### Сөздүк

улуу окумуштуу - машхур олим  
жетекчилиги менен - раҳбарлигига  
коомдук ишмер - жамоат арбоби  
күйөрман уулу - жонкуяр ўғли  
насаатчы - мураббий  
насылдуу - наслли  
айтылуу - мисли йүқ

224. Жаңы сөздөрдү жана сөз айкаштарын туура айткыла. Аларды катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Чөбөрөсү, күйөрман уулу, көп кырдуу, насаатчы, насылдуу, гүлдөгөн, өр таянган, кыргыз тарыхында.

225. Суроолорго жооп бергиле.

1. М.Адышев ким болгон?
2. Замандаштарынын айтышына караганда, ал кандай адам болгон?
3. Геология илиминин өнүгүшүнө кандай салым кошкон?
4. М.Адышев кимдин чөбөрөсү?

*Көп маанилүү сөздөрдүн түпкү маанисин атаган сөз стилистикалык жактан ортотк маанилүү болот. Ошондуктан ал стилдин бардык түрлөрүндө колдонула берет. Ал эми ошол түпкү мааниден улам пайды болгон кийинки маанилери стилдик жактан чектелет. Көп маанилүү сөздөрдүн көбүнөвгү ушул чектелүү аларды көркөм чыгармада, публицистикада, сүйлөшүү стилинде, илимий стилде да белгилүү бир стилистикалык мааниси менен кошо*

*пайдаланууга шарт түзөт. Мисалы: Агым деген сөздүн түпкү мааниси суунун агуу кыймылы, ағыны деген маанини туюннат. Кийинки маанилери*

- белгилүү бир тарапты карай ағылган топтун кыймылын;

- кандайдыр бир иерсени өөрчүү, өнүгүү, алга карай жүрүү кыймылын;

- көркөм адабий же коомдук саясий багышты туюннат.

*Бул маанилердин ичинен биринчиси ортот мааниге ээ, ал эми калган үч маани стилдик жактан кепте чектелип пайдаланылат.*

226. Сүйлөмдөрдү окуп, кайсы сүйлөмдөгү «күн» деген сөз түпкү маани экендигин түшүндүргүлө.

1. Он беш күн режиссердун айтканын кылыш, аябай убаратандык.

2. Батма жергилиткүү байлардын кириң жууп, эптеп күн көрүп жүрүштү.

3. Алықул акын дайыма чыккан күн менен амандашып, эртең менен көл жээгинде басар эле.

227. Тексттин мазмунун кыргызча айтып бергиле.

228. Тексттин акыркы абзацын өзбек тилине көтөргула.

229. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарғыла.

1. «Улуу окумуштуу» деген сөздүн маанисин айтып бер? Эмне үчүн Муса Адышев улуу окумуштуулардын катарына кирет?

2. «Мамлекеттик жана коомдук ишмер» деген сөз айкашынын маанилерин чечмелеп бергиле.

3. «Чөбөрө» деген сөздүн маанисин айтып бер.

4. «Беш көлдөй билүү» деген туруктуу сөз айкашынын маанисин айтып бер.

5. «Даңазалуу» деген сөзгө маанилеш сөздү белгиле.

6. «Жаштар» деген сөзгө карама-каршы маанилеш сөздү белгиле.

7. «Бүт» деген сөзгө омонимдеш сөз тап. Ал сөздөрдүн маанилерин айырмалап бергиле.

8. Тексттеги «Ал учур геология илиминин гүлдөгөн, өр таянган мезгили катары кыргыз тарыхында калды» деген сүйлөмдөгү ой эмне жөнүндө болуп жатат? Тексттеги фактылардың негизинде пикиринді далилде.

9. Текстке сен кандай атальштагы тема коёр элең? Эмне үчүн?

10. Курманжан датка менен Алымбек датканын урпактары жөнүндө дагы кандай маалыматтарды билесинер?

## СӨЗ ӨСТҮРҮҮ

Балдар эс алуучу жайдын секичесинде кезегинде жалғыз там борол эле. Анда Курманбай кырманчы деген чал жашаган. Алыкул күнүгө үч маал Курманбайдыкына илkip келет. Курманбай мештин табында жыгач жонуп отурат, сырттан келген ақынды «төргө өт» деп жылуу тосот. Мештин оозун ачып, Курманбайдын кемпири кабыктарды отко салып, мешти дүркүрөтөт.

Курманбай жыгачтан аяк жана табак жасоочу. Ошондуктан айылдагы келиндер аны «кырмачы аке» деп тергеше турган. Алыкул демигип келеби, сөзгө келбей Курманбайдын аяк, табагына суктана карап, көлдөлөнгө кыйшает.

Курманбай жөнүндө А.Осмонов «Женишкандин атасы» деген ырында айткан. (К.Ж.).

### Сөздүк

балдар эс алуучу жайдын - болалар дам оловчи  
жойнинг

табак - товоқ

сырттан келген - ташқаридан келган

жалғыз там - ёлғиз уй

күнүгө үч маал - кунига уч маҳал

суктана карап - хавас билан қараб

230. Жаңы сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышына көңүл бургула.

Эс алуучу жайдын, секичесинде, үч маал, меш, аяк, табак, көлдөлөн, келиндер, «кырмачы аке», демигип, көлдөлөнгө кыйшает.

231. Тексттин мазмунун кыргызча айтып бергиле.

232. Суроолорго жооп бергиле.

1. Курманбай кырманчынын үйү кайсы жерде болгон?

2. Анын үйүнө күнүгө ким келет?

3. Алымкулду Курманбай кантит тосуп алат?

4. Курманбай жыгачтан эмнелерди жасоочу?

5. Айылдагы келиндер аны кантит тергешкен?

6. А.Осмоновдун «Женишкандын атасы» деген ырында ким тууралуу айтылат? Ырды таап окугула.

233. Төмөнкү сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө.

Көлдөлөң, аяк-табак, меш.

234. Мугалимдин көмөгү менен кыргыз элинин жыгачтан жасалган идиш-аяктары тууралуу билип алгыла.

235. Тексттин биринчи абзацын өзбек тилине которгула.

236. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарыла:

1. Тексттеги окуя Кыргызстандын кайсы жеринде болуп жатат деп ойлойсунар? Пикириңди тексттеги мисалдар менен далилдегиле.

2. Алыкул Курманбайлардын айылымда эмне кылып жүргөн?

3. Курманбайдын кесиби эмне? Бүгүн ушундай кесип кыргыздарда барбы?

4. Жыгач аяк жана жыгач табак эмнеден жасалат? Эмне үчүн бардык дарактардан мындай буюмдарды жасоого болбойт?

5. «Там» деген сөзгө маанилеш сөз тап.

6. «Чал» деген сөзгө карама-каршы маанилеш сөздү белгиле.

7. Тексттен көп маанилүү сөздөрдү көрсөткүлө.

8. Айылдагы келиндер Курманбай карыяны «кырмачы аке» дебей эле Курманбай аке десе болбойбу? Кыргыздардагы тергөө салты жөнүндө айтып бергиле.

9. Текстти кантит атаса болот? Өз пикириңди мисалдар менен далилде.

10. Алыкул Осмоновдун ырларын жатка билесинерби?

## ЭКИ ВАРИАНТТУУ СӨЗДӨР

... Кээде апам менен дандырдын жанында болом. Ага жардам этем. «Агарды» деген сөзүмү пайлап тургандай, апам бир колуна айран куюлган идишти, экинчи колуна женчесин кармап, дандыр жакка басат. Жакындай берип, дандыр ичине энкее:

- Оо, периштеси ыйыгым, дандыр ичин бир башкacha агартыпсың го. Сүт уюттум. Ысык нан жапканча, айран да болуп калат. Чогуу чай ичебиз. Барып китебинди тикте эми, -дейт, колуман көсөөнү алыш жатып. Адатынча, бётимди «шуу» эткизе жыттап алат.

Дандырдан, апамдан алыс барбайм. Кыйшак дөңгөчкө көчүк басып, колумдагы китептин бетин ачам. (З.М.).

### Сөздүк

кээде - баъзан  
адатынча - одатича  
көсөөнү - кесовни  
ысык нан - иссиқ нон

дандыр - тандир  
кыйшык дөңгөчкө - эгри түнка  
чогуу - бирга  
женчесин - енгиласини

237. Жаны сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылыши на көнүл бургула.

Кээде, дандырдан, жардам, энкее, агаруу, сүт уотчуу, нан жапканча, китебинди тикте, көсөөнү, адатынча, жыттап алат, кыйшак дөңгөч, көчүк басуу, китептин бети.

*Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн бир бөлүгү фонетикалык принциптин негизинде жазылат. Андай сөздөрдүн айрымдары эки түрдүү айтылышка жана жазылышика ээ. Мындай сөздөр эки варианттуу сөздөр деп аталат. Эки варианттуу сөздөр төмөнкүлөй тилдик фактылардын негизинде пайда болгон.*

*1. Аягы -рын, (-рин, - рун) муундары менен бүткөн сөздөрөт таандык мүчөлөр жалганганда, бул муундар өзгөртүлүп да, өзгөртүлбөй да айтылышка жана жазылышка ээ: карын + ы = карыны || карды.*

2. Созулма үндүүлөр менен аяктаган бир муундуу сөздөрө - ар мүчөсү жалганды, мүчөдөгү үндүү тыбыш түшүп калып, же [б] тыбыши кошулуу менен өзгөргөн түрдө айтыла берет жана жазылат: түү + ар = тубар || туур.

3. Чакчыл - а мүчөсү уланган сөзгө 1 - жактын жак мүчөсү - мыш жалганса, жак мүчө толук түрүндө да, акыркы эки тыбыши кыскарган түрдө да колдонулат: көре + мын = көрөмүн || көрем.

4. Илик, табыш жана жатыш жөндөмөлөрүнүн мүчөлөрү 1-жесе 2-жактын жекелик сан таандык мүчөсү уланган сөздөрөгө жалганса, башкы үнсүз-дөрүн сактап, же түшүргөн формада колдонула берет: атам+ нын = атамдыш || атамын.

5. Аягы [л] тыбыши менен бүткөн шилтеме ат атоочтор ушул калыбында да, [л] тыбыши түшүп да айтылат жана жазылат: бул || бу.

6. Этиштин жалпы откөн чагынын -ган мүчөсү менен 1- жактын жак мүчөсү - мыш катар келгенде, сөздөгү ар бир мүчө тыбыштык түзүлүшүн толук сактап да,-ган мүчөсүнүн соңку эки тыбыши түшүрүлүп да жазылат:

жазғанмын || жазғамын || жазғам.

238. Жогорудагы тексттен эки варианттуу сөздөрдү терип жазыла. Алар кайсы тилдик фактынын негизинде пайда болгондукун түшүндүргүлө.

239. Тексттин мазмунун кыргызча айтып бергиле.

240. Суроолорго жооп бергиле.

- 1.Кээде бала дандырдын жанында ким менен болот?
- 2.«Агарды» деген сөздү уккандан кийин апасы эмне кылат?
- 3.Дандырдын ичин тиктеген апасы эмне дейт?
4. Бала апасынын жанынан алыс кетеби ?
5. Бала качан китебин колуна алат?

241. Төмөнкү сөздөрдөн эки варианттуу сөздөрдү жасагыла.

Буу, жуу, куу, ошол, айыл, эрин.

242. Текстти өзбек тилине которгула.

## ЭКИ ВАРИАНТТУУ СӨЗДӨРДҮН КОЛДОНУЛУУ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

... Каныкей күндө таң атканда туруп, аруу жуунуп келип, чачын өрбөй, алтын тактын мандайына отуруп, Манастын арбагына кошок кошот. Жыл айланып Манастын ашы өтмөйүнчө, күндө ушундай боло бермеги салт. Кошоктон соң каныша кийимин кийинип, такка отуруп, түшкө чейин ордонун иши, казынанын иши, аскер иши менен алек. Айрыкча, Алты – Шаар тарапка көп кызыгып калды каныша.

Кыз Сайкал Манастын зыйнатына кырк күн турганда экөө көп сырдашкан. Ошондо Сайкал кытай эли каруу жаракка темир берип турат деп көп ишенбе деген. Ошол ақылы эсинен чыкпай, Каныкей Кыз Сайкалга күш тилиндөй кат узаткан.

(А.Ж.).

### Сөздүк

таң атканда - тонг отганда  
чачын өрбөй – сочини ўрмай  
алтын тактын – олтин тахтнинг  
Манастын арбагына – Манаснинг арвоҳига  
каныша – малика  
сырдашкан – хасратлашган  
көп ишенбе – күп ишонма  
кат узаткан - хат юборган  
казына – хазина  
такка отуруп - тахтга ўтириб

243. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышина көнүл бургула.

Аруу, ушундай, ордонун иши, казына, каруу-жаракка, күш тилиндөй, кат узаткан, Каныкей, Алты-Шаар, Кыз Сайкал.

244. Төмөнкү сөздөрдүн түшүндүрмөсүн жазгыла.

аш – бир жылдан кийин өлгөн кишини эске алып, тамак берүү салты.

кошок – каза тапкан адам же күйөөгө узатылып жаткан кыз жөнүндө ый аралаш аткарылуучу ыр.

аруу – таза, таптаза

245. Тексттин мазмунун кыргызча айтып бергиле.
246. Суроолорго жооп бергиле.
1. Каныкей кайсы жерге отуруп, кимдин арбагына кошок айтат?
  2. Бул салт канчага чейин созулат?
  3. Кошоктон соң эмне иш менен алек болот?
  4. Каныша айрыкча кайсы тарапка көп кызыкты?
  5. Кыз Сайкал менен Каныкей качан сырдашкан?
  6. Кыз Сайкал кандай көнеш берген?
  7. Ошол ақылы эсинен чыкпаган Каныкей Сайкалга эмне узатты?

*Пикир алышууда тыбыштык курамын толугу менен сактап жасана белгилүү даражада кыскарып колдонулушучу этиштин жалпы өткөн чагынын – ган мүчөсү менен 1-жактын жасак мүчөсү - мын катар келгенде:*

- a) сөздөгү ар бир мүчө тыбыштык түзүлүшүн толугу менен сактайт: жазғанмын.*
- б) – ган мүчөсүнүн ақыркы үнсүзү түшүрүлүп, - мын мүчөсүнүн тыбыштык түзүлүшү толугу менен сакталат: жазғамын.*
- в) – ган мүчөсүнүн ақыркы тыбыши менен- мын мүчөсүнүн соңку ын тыбыши түшүрүлүп да жазылат: жазғам.*

*Китептик стилге а) пункту, сүйлөшүү стилине б)-в) – пункктары мүнөздүү.*

247. Сүйлөмдү көчүрүп жазып, эки түрдүү жазылышка ээ болгон сөздү тапкыла.

Кошоктон соң каныша кийинип, такка отуруп, түшкө чейин ордонун иши, казынанын иши менен алек.

248. Кашаанын ичиндеги эки варианттуу сөздөрдүн керектүүсүн кооп, сүйлөмдөрдү окугула.

1. Ук, калайык, (зарымы, зарымды)  
Түшүнтөйүн (алымы, алымды)

2. Мен Ч. Айтматовдун «Кыямат» романын (окугам, окуганмын).
3. (Бу, бул) китеп качан жазылган?
249. Текстти өзбек тилине которгула.
250. Суроолорго жооп бергиле жана тапшырмаларды аткарғыла.
1. Эки варианттуу сөздөрдүн пайда болуу жолдорун айтып бергиле.
2. *Тигил, бара жатат, дарыя* деген сөздөрдү вариантташ түгөйлөрү менен жазгыла.
3. Эки варианттуу сөздөрдү сөз түркүмдөрү боюнча топтоштуруп, варианттуулуктун пайда болуу жолун айтып бергиле.
4. «Манастын ашы» деген сөз айкашындагы «аш» сөзү көп маанилүү сөзбү же омоним сөзбү? Оюндарды мисалдар менен далилдегиле.
5. «Зыйнат» деген сөздүн маанисин кандай түшүнөсүңөр?
6. «Жыл айланып» деген туруктуу сөз айкашынын синонимин белгилегиле.
7. Жогорку тексттен эпитеттүү энчилүү атты тапкыла. Эпитет сөздүн маанисин айтып бергиле.
8. Текстке эмне деген тема койсо болот?
9. Тексттеги окуя андан ары кандай өнүгөт?
10. «Каныкейдин арманы» деген темада мугалимдин жардамы менен эссе жазгыла.

## СӨЗ ӨСТҮРҮҮ

Чар – Уянын бадалын кыркып, там салып, аны курортко айландырууда Деркембай деген абышканын эмгеги зор. Деркембай карыя жайкалган сары жээрде сакалчан, кичине киши эле, жарыктык. Ал өмүрүндө бир кишини «жерге кир» деп акаарат кылбаган, үрпөндөп урушпаган, нары жайдары, сөзмөр болчу. Карыя жүз экиге чыкканча орозо тутпаган, үмүрүндө оору дегенди билбеген, колуна түк таяк кармабай өткөн

киши. Сексенден ашкан Деркембай сууга чалкасынан түшүп, көлдө сүзүп жүргөндө, жәэктегилер аны карап, айран -таң калып, үймөлөктөшүп жүрүшчү.

Деркембай өмүрүнүн далайын карга уялаган, уй жоголган Чар-Уяда өткөрдү. Анын тегерегинен эл үзүлчү әмес, сөзүн угушчу. (К.Ж.).

### Сөздүк

там салып - уй қуриб  
акаарат кылбаган - ҳақорат қилмаган  
жайдары - очиқ чөхрәли  
сөзмөр - гапга чечан  
колуна түк таяк кармабай - қўлига хасса олмай  
айран – таң калып - хайрон қолиб  
өмүрүнүн далайын - умрининг кўп қисмини  
орозо тутпаган - рўза тутмаган  
жайкалган сакалчан - серсоқол

251. Төмөнкү сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын туура айтылышина көнүл бургула.

Деркембай абышканын, сары жәэрде сакалчан, өмүрүндө, акаарат кылбаган, жәэктегилер, үймөлөктөшүп, карга уялаган, уй жоголгон, тегерегинен, Чар-Уя.

252. Тексттин мазмунун кыргызча айтып бергиле.

253. Суроолорго жооп бергиле.

1. Чар – Уяны курортко айландырууда кимдин эмгеги бар?
2. Деркембай карыянын сырткы көрүнүшү кандай эле?
3. Анын мүнөзүчү?
4. Ал канча жыл жашаган?

5. Жәэктегилер эмне үчүн таң калып, үймөлөктөшүп жүрүшчү?

6. Деркембай өмүрүнүн далайын кайсы жерде өткөргөн?

254. Текстке карата жөнөкөй план түзгүлө да, анын негизинде тексттин мазмунун баяндагыла.

255. Көп чекиттердин ордуна керектүү сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла.

1. Ысык –Көлдүн күн чыгышындагы чычырканак, бадал жыш өскөн булуңчаны жергиликтүү эл ... деп аташчу.
2. .... эрте –кеч Деркембайдықынан тамак иччүү.

*Сөздөр:* Чар-Уя, Алыкул.

256. Мугалимдин көмөгү менен абын A. Осмоновдун өмүрү, ырлары тууралуу «Ата Журттун абын уулу» деген темада текст түзгүлө.

257. Жогорудагы тексттин 1-абзацын өзбек тилине которгула.

258. Текстке ат койгула.

## КАЙТАЛОО

1. Сөздөр маанисинин бар же жок экендигине байланыштуу канчага бөлүнөт?
2. Маани берүүчү сөздөргө мисал келтир.
3. Кызматчы сөздөргө мисал келтир.
4. Этиштин канча мамилеси бар? Аларды ата.
5. Этиштин өзгөчө формалары кайсылар? Алардын ар бирине мисал келтир.
6. Этиштин өзгөчө формаларынын сүйлөмдөгү синтаксистик кызматын айтып бергиле.
7. Сырдык сөздөрдүн сөз түркүмдүк өзгөчөлүктөрүн жана бөлүнүшүн айтып бергиле.
8. Мисалдар менен сырдык сөздөрдүн жазылышын көрсөткүлө.
9. Тууранды сөздөр канчага бөлүнөт? Алардын синтаксистик кызматын жана жазылышын түшүндүргүлө.
10. Кызматчы сөздөр кепте стилдик жактан чектелип колдонулабы? Пикириңерди мисалдар менен далилдегиле.
11. Сырдык жана тууранды сөздөр адабий тилдин кайсы стилдеринде көп пайдаланылат? Себебин түшүндүрүп бергиле.
12. Сөздүн көп маанилүүлүгү деген эмне? Көп маанилүү сөз менен омоним сөздөрдүн окшош жана айырмалуу жактарын айтып бергиле. Оюнарды мисалдар менен далилдегиле.
13. Эки варианттуу сөздөрдүн пайда болуу жолдорун айтып бергиле. Вариантташ сөздөр адабий тилдин стилдерде колдонулушу боюнча чектелеби?
14. Эки варианттуу сөздөрдүн жазылуу өзгөчөлүктөрүн айтып бергиле.
15. 7 - класста жаттаган ырынарды окуп бергиле.

# СӨЗ ӨСТҮРҮҮ ЖАНА КӨНҮГҮҮЛӨР ҮЧҮН ТЕКСТТЕР

1

## Боз үйдүн ичи

Боз үйдүн ичинин бөлүнүшү жана андагы буюмдардын жайланышы элдин турмушу жана салт-санаасы менен байланыштуу. Анын ар бир тарабы өзүнчө маанигэ ээ. Боз үйдүн так ортосу коломто деп аталат. Ага казан асылат. Калган аяты болсо эшик менен коломтого карата төр жана улага, эр жагы жана эпчи жагы болуп бөлүнгөн.

Төр - үйдүн эшикке карама-каршы тушу. Анда жүк жыйылып, конок күтүлүп, адамдар жаткан. Төргө ала кийиз, өрө кийиз, шырдак, көлдөлөң өндүү буюмдар салынат. Жүктүн эки жагына текче илинет.

Үйдүн кире беришиндеги он тарабы эпчи жак деп аталат. Анда ала бакан орнотулуп, ашкана каланат. Ашканада тамак-аш, идиш-аяк сакталат. Идиш-аяк чыны кап, аяк капка салынып сакталат. Эр жагы -үйдүн сол тарабы. Анда эркектердин кийими, ат жабдыктары, куралдары жана башка буюмдар коюлат. Үйдүн кире бериши улага деп аталат. Ага адатта отун жыйылып, ээр жана токум коюлган. (КСЭ).

2

## Чычырканак

Чычырканак –жапайы ёсүүчү бадал. Кыргызстандын тоолуу аймактарында ал кецири таралган. Анын мөмөсү майда данектүү. Жагымдуу жыты, кычкыл даамы бар .

Чычырканактын ашында адамдын организмине керектүү көптөгөн биологиялык заттар бар. Андагы С витамиини саны боюнча ит мурун менен бирдей, ал эми А витамиини сабиздегиге караганда алда канча көптүк кылат.

Заводдук шартта чычырканактын ашынан дарылык касиети бар май алынат. Анын майы витаминдерге бай болгондуктан,

күйүктү, үшүктү, теринин оюлган жерин, ашказандын жарааттарын дарылоого колдонулат. Кан басымын нормалдаштыруу, шишикти кайтаруу үчүн колдонулса, жакшы натыйжа берет.

Үй шартында чычырканактын ашынан шире, кайнатмаларды жасоого болот.

Чычырканактын ашын ноябрь, декабрь айларында жыйнаган он. Анткени суук болуп үшүк жүрмөйүнчө, мөмөнүн майы толук чогулбайт. Чычырканак канчалык бийик тоолуу, суук жерде өссө, ошончолук майы көп болот. (КСЭ).

### 3

## **Манастын күмбөзү**

... Ойрон катын Каныкей ар жерден келген усталарды чогултуп, Манаска күмбөз тургузду. Алты атан комдотуп, Наманганды чалдыры. Күлботов топуракты кире менен алдырыды. Букарда өскөн долу жеңе кыз кезинде көп көргөн, майын топуракты эзип агат деп, Аму менен Сыр –Дайрага жиберип, суусун тундуруп, топурагын алдырыды. Ага жез менен Темирдин өгөндүсүн кошуп жуурутуп, колго жукпаска чейин ийлетти. Алты жүз эркеч сойдурду, жүнүн ылайга кошуп, майына кыш бышыртты. Айкөлдүн күмбөзү алты кылым турса да моюбасын деп салды. Аккуланы мингизип ак калпакты кийгизип, Наркескенин билегине чалдырып, кайнаган кара кытайга качырып чабуул салдырып тарттырды. Көк асаба булгалап Бакай барат артында... (А.Ж.).

### 4

## **Ала бакан**

Ала бакан –тамак-аш, идиш –аяк салынган баштыктарды, кийимдерди илүү үчүн пайдалануучу буюм. Ал көп бутак, ачалары бар четинден, арчадан, кайындан жасалат. Ала бакан боз үйдүн ашканасына орнотулат. Тамак-аш, идиш –аяк салынган баштыктар илинүү менен, ал чыгданды тосуп турган.

Айрым учурда ала баканды атайын жасашкан. Ал үчүн абдан катуу, түз жыгач тандалып алышып, анан мерчемдүү жерлерине карама-каршы темир же жез илгичтер бекитилет. Күмүш, калай чөктүрүлүп кооздолот.

Мындай кооздолгон ала бакан чыгдандын ичине коюлбастан, төргө-жүктүн эки жагына орнотулган. Аладын эр жагындағысына эркектердин кийим-кечектери, буюмдары, ат жабдыктары илинген.

Ала бакан азыркы күндө сейрек болсо да колдонулуп жүрөт. (КСЭ).

## 5

### **Кузгундуң күндөлүк чабыты**

Жыйырманчы кылымдын башында Боом капчыгайынын Байлам – Тал деген жеринде бир кишинин кыштоосу болуптур. Кыштоого жакын жапан талдардын бириnde кузгундуң уясы бар экен. Кузгундар кишилерге, кишилер кузгундарга үйүр болуп, кыйла жылга кошуна жашаптыр.

Кузгундар таң эрте түнөгүн таштап, күн бата кайтып келип, уясына түнөп жүргөнү кыштоодогуларга көндүм болгон экен. Боз кыроолуу күндөрдүн бириnde күн кылкылдап батып бараткан убакта бир эле кузгун кайтыптыр. Чай кайнам убакыт өткөн сон, экинчи кузгун келип аран конуптур. Эртең менен үй ээси талдын түбүнө келсе, баягы кузгун өлүп жатыптыр. Жакындал келсе, дальсынан жебенин сабы сороёт. Жебени алыш келип, үйдүн жабыгына сайып коёт.

Баягы жалгыз кузгун жазга жуук дайынсыз жоголот. Ошону менен адамдар кузгундарды унутуп да коюшат. Арадан далай жыл өтөт.

Бир күнү баягы кишиникине эки жолоочу келет. Чайга кирген маалда жанатан бери жабыктан көзүн албай отурган жолоочу жебенин жайын сурайт. Үй ээси болгон окуяны айтып берет. Анда конок: «Бул менин жебем, бир күнү Кашкардын тоосунун этегинде кийик уулап жүрүп, кузгундарга атсам, бир кузгунга тийип уча качып кетти эле. Тобо, бу күш жараатка чыдамкай, чабыты алыш болот экен го», - деп таң калыптыр.

Демек, кузгундар бир күнүнө орточо алганда 300-400 чакырым аралыкты басып өтөт экен. (А.А.).

## 6

### Элечек

Элечек-кыргыз аялдарынын улуттук баш кийими. «Элечек» деген сөз фарс тилинен алынып, «ханышанын баш кийими» деген маанини түшүндүрөт.

Элечек кеп такыя, сала коймо, ээк алмай, бүркөнчүк, тартма, кыргак деген бөлүктөрдөн турат.

Элечек мындайча жасалат: 25 метрче жука ак кездеме узунунан эки катталып башка кийилген көп такыянын сыртынан улам астынкы катмарынын чети көрүнүп тургандай болуп, кабатталып оролот. Оромдун учтары төөнөгүч менен бекитилип, үстүнөн тартма оролот. 25-30 сантиметр бийиктике бүт ором тикесинен тигизделип туруп, сол жак кабаттары тегерек оромдун ичин көздөй киргизилип, тартманын сыртына бекитилет.

Улгайган аялдар элечектин сыртынан чоң жоолук орошот. Ал бүркөнчүк деп аталаат.

Элечектин тармасынын жазылыгы 10 сантиметр болуп, башка түстүү же саймаланган ак кездемеден жасалат. Тартманын жээгин шуру, мончок, күмүш желбирөөчтөр менен кооздоого болот.

Элечектин кара элечек, чоң элечек, токол элечек деген түрлөрү болгон.

XIX кылымдын аягынан тартып элечек кийүү азайып, азыр эл арасында өтө сейрек кездешет. (КСЭ).

## 7

### Акбалта

... Акбалта эне – сайлык кыргыздын кыйырына жетти. Токой четине, көк тулаң жээкке конгон боз үйлөр куду көк жашанга тизип койгон жумурткалардай. Үйүр-үйүр жылкы, короо – короо кой апай бет кең жээкте жайдары жайылып жатат. Арсылдалап ит үрдү, аны тыйып кишилер чыгып жатышты. «Түшкүлө», деп жылоодон алып турушту. «Тенир жалгасын, жол 82

карытпайлышы» деген жооп угуп, жолоочуга ак деп, суусунга кымыз сунуп жатышты. Акбалта кымыздан ат жалына бир тамызып кооп, шынгыта жутуп, ыраазылыгын айтып, андан ары жолун арбыта берди.

- Кайсы урукка барасынар? Көздөгөнүңөр ким? –дейт айылдын карысы.

-Чыйыр бий!... Чыйыр бий!... - дейт Акбалта.

- Аа... - дейт карыя. – Ал киши күздөөдө, али түшө элек. Чымын -чиркей сээлдесин деп, салкында жатат да ал киши...

Анан кайсы багыт менен кандай жүрсө, Чыйыр бийдин айылын табарын айтып беришет.

Акбалта дагы күнү жол жүрдү. Туугандарын тапкан сон, көнүлү көтөрүлүп, жүрөгүнүн түбү ысып, мандайы жаркыды, маанайы ачылды. (А.Ж.).

## 8

### Көөкөр

Көөкөр – кыргыздын улуттук идиши. Ал шириден кептелип жана ышталып жасалат. Ага кымыз жана айран куюлат.

Көөкөрдүн оозу кууш, мойну узун, түбү кенен, жалпак болот.

Көөкөрдү ар кандай формада жасап, анын кимге арналып жасалса, анда татаал оюм-чийимдер түшүрүлүп, мойнуна, ийиндерине купалар чөгөрүлүп, чачылар тагылат. Ал эми жигиттер менен боз балдарга арналган көөкөр жупуну кооздолот.. Бардар адамдар алтын жана күмүш менен кооздоткон. Азыркы учурда көөкөр эл ичинде күндөлүк турмушта сейрек колдонулуп калды. Анын жаңырган түрүн улуттук буюмдарды жасоочу өнөрканалар сувенир катары жасап жүрүшөт. (КСЭ).

## 9

### Чоң эненин чочуганы

...Көз айнегинин боолорун кулагына илип койгон чоң эне «Анатомия » китебин барактап, сүрөт көрүп отурган. Бирок тунарык көрсөткөн айнектер ого бетер чоң эненин көзүнүн күчүн кемитип, ал көп сүрөттөрдү тааный албайт.

Дагы бир топ барактарды ачып, бир бетке бою менен тартылган скелетти көргөндө чоң эне чочуп кетти.

- Апей ботом! Арка, мойну оркайгон неме го, өзү? Китепти бирде алыстатып, бирде жакындастып кармап, жакшы көрө албаган соң, адатынча он көзүн жума калып, сол айнектин жылчыгынан шыкаалап:

- Те-ек, кокуй... Кабыргасы саналат да. Ушунчалык да арыктайт экен ээ?

Нак ушул секундда Динар кирди. (Т.С.).

10

### Ақ чөлмөк

...Балдар сан жагынан тепе-тең экиге бөлүнүшүп, ак чөлмөк ойноп жатышты. Ак чөлмөк сүттөй аппак, таштай салмактуу жаркыраган төөнүн азуу тиши эле. Ал атايын балдардын колуна ылайыкталып жылмаланып жасалган. Чөлмөктүү алыш келген бала аны каалаган жагына ыргытып, калгандары дуу коюп, жапырт түшкөн жагын көздөй чуркап жатышты.

Ак чөлмөктүү артынан куүй келген эки топтун балдары жабалактап, жашыл шибердин үстүнө көзүнүн курчун салышат. Түшкөн жерин туура абайлаган бала шып алыш, мараны көздөй дуу коёт.

Өнөктөрү биринен сала бири колдорунан өткөрүшүп, маранын нак ортосуна алыш барып таштайт. Экинчи тараптын балдары артынан кууп жетип, сууруп алууга ашыгышат.

(Ш.Б.).

11

### Устукан тартуу

*Устукан берип, баш тартмак,*

*Кадимден кыргыз салты экен.*

(Элдик ыр)

Аш, той берип же мейман күзөтүүдө тамак берүү салтынын эң бийик жери-устукан тартуу.

Конок күтүп, кой сойгондо, эң мурун жаш шорпо берилет.

Андан кийин баш тартылат. Баш баарынан улук болсо да, көп жерлерде өз алдынча устукан катары эсептелбейт. Анткени баш эң кадырман, сый адамдын алдына коюлган менен жалпы отургандарга таандык.

Баштан кийин күйрук-боор алдырат да, устукан тартылат.

Кабырга, жиликтердин соңунан карчыганын омурткалары берилет. Арка моюн конокторго тартылбайт. Аны үйдөгү бала-чака гана жейт.

Атадан балага өрнөк болуп келген устукан тартуу расмиси бүгүн да кадимкидей өмүр сүрүүдө. («К.д.»).

## 12

### **Кыргыздын арашан суулары**

Жерден оргул чыккан арашан сууларга Кыргызстан өтө бай. Бирок алардын көбү толук өздөштүрүлө элек. Республикабыздын тамак –аш өнөр жай ишканалары өздөштүргөндөн кийин гана, Жалал-Абад менен, Ак-Суунун арашан суулары дүйнөнүн көп жерине маалым болду.

Сонку кездерде Ак-Сайдагы Арашандын, Өзгөндөгү Карап-Шоронун дары суусун изилдөө, аны өнөр жайында даярдап, элге жайылтуу колго алына баштады.

Кара –Шоронун суусу химиялик тутуму, минералдары боюнча атактуу Есентукинин арашан суусунан да ашып түшкөн дарылык касиети бар экендиги илимий жактан далилденди.

Химиялик тутуму бай, ар кыл минералдарга мол, дарылык касиети бар арашан суулар элибиздин эң изги суусундуктарынан болуп эсептелет. («К.д.»).

## 13

### **Арстанбек Буйлаш уулу**

Арстанбек Буйлаш уулу – замана агымынын көрүнүктүү өкүлү. Ал жаш кезинен эле зирек чоюоп, ыр-күүгө шыктуу болгон. Аны билгендердин айтуусуна караганда, ал комуздуу жакшы чертчү экен.

Атасын ээрчип Анжыянга барышы анын ырчылык чеберчилигинин жогорулашына көмөк көрсөтүп, келечек тагдырына олуттуу өбөлгө түзөт.

Арстанбек айтылуу Алымбек датканын жанында жүрүп, тойтамашаларга көп аралашып, аң – сезими улам көнүп отурду.

Ал кыргыз элинин башынан кечирген бир топ тарыхый окуялардын күбөсү болду. Арстанбектин айрым ырлары менен «Тар заман» казалы гана бизге чейин сакталып калган. Акын «Кожожаш», «Беш казак», «Бердикожо» аттуу кенже эпосторду да айткан. (А. Труд.).

## 14

### **Муратбек Бегалиев**

Муратбек Бегалиев - кыргыздын көрүнүктүү композитору, Эл аралык чыгармачылык жана Мюнхен музыка академиясынын академиги.

Муратбек бала кезинен музыкага жакын өстү. Ырас, алгач кыргыз радиосунан берилген классикалык чыгармаларды анчейин түшүнө албай жүрдү. Бара- бара Чайковский, Бах, Моцарт, Бетховендин классикалык чыгармаларынан турмуш ыргагын, жашоо философиясын баамдоо менен, классикага жакындан кетти.

Ал өзүнүн улуттук башаттан сугарылган классикалык чыгармалары менен дүйнөлүк музыка чөйрөсүндө өз ордун тапты. Композитордун «Манас сонатасы», «Жаратканга гимн», «Кылымга тете бир күн», «Кыргыз сонатасы» жана башка ушул сыйктуу чыгармаларынын дүйнөнүн атактуу концерттик залдарында аткарылып жатышы кыргыз эли жана анын искусствосу үчүн чоң жетишкендик экендиги шексиз.

(Куд. Ж.).

## 15

### **«Айчүрөк» операсы**

«Айчүрөк» - кыргыздын тунгуч улуттук операсы. Ал адегенде 1939 - жылы Кыргыз музыкалык драма театрында коюлган. Операны А.Малдыбаев, В.Власов, К.Маликов жана

Ж.Бекебаевдер жазышкан. Опера «Манас» эпосунун «Семетей» бөлүмүнүн окуяларынын негизинде жараглан. Мында кыргыз элиниң сырткы душмандарга карши баатырдык күрөшү баяндалып, эли - жерин сүйүү, патриоттук сезим даңазаланат.

«Айчүрөк» операсы - кыргыз маданиятынын өсүш тарыхында абдан зор мааниси бар чыгарма. Анын жаралышы менен улуттук опералық өнөр башталган. Кыргыздын улуттук өнөрүнүн классикасына айланган «Айчүрөк» операсы бүгүнкү күнгө чейин үзүлтүксүз коюлуп келе жатат. (КСЭ).

## 16

### **Билим казынасы**

Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасы –элибиздин сыймыгы. Ал- илим-билимдин, акыл –ойдун жана жалпы адамзаттын руханий дөөлөттөрүнүн көөнөргүс казынасы.

Бул китепкананын 1934 -жылы уюштурулган. 1993 -жылы октябрь айында ага улуттук китепкананын статус берилген.

Азыркы учурда китепкананын фондунда дүйнөнүн 89 тилиндеги 6 миллиондон ашык нускадагы китеп бар. Китепканага жыл сайын 120 мин нуска адабият түшөт.

Китепкананын алтын фондун дүйнөлүк жана улуттук маданияттын китеп эстеликттеринин 21 коллекциясы түзөт. Анын бешөө кыргыз тарыхына арналган. («Кыргызстан»).

## 17

### **Абшыр–Сай**

Абшыр - Сай –табиийгүй кооз жер. Ал Кыргызстандын түштүгүндө, Ош обласынын Ноокат районунда жайгашкан. Капчыгайды тең экиге бөлүп, Апшыр-Сай суусу ағып өтөт.

Өрөөндүн таманынан 30-35 метр бийиктикте, капчыгайдын он капиталындагы үңкүрдөн булак атырылып чыгып, эки

баскычтуу шаркыратманы пайда кылат. Биринчи баскычтын бийиктigi 15 метрден ашык, экинчи баскычтын бийиктigi 11-12 метр. Өрөөндөгү сууга караганда шаркыратманын суусу тунук, муздак жана минералдык заттарга бай.

Шаркыратманын тегереги бөтөнчө кооз. Суу жээктей бадалдар өсөт. Алардын арасына тал-терек жана мөмө дарактары тигилген.

Ал жерде дем алуу үйлөрү жана балдар үчүн лагерлер курулган. (КСЭ).

## КЫРГЫЗЧА - ӨЗБЕКЧЕ СӨЗДҮК

### А

абайсыз - эҳтиётсизлик  
аба басымы - ҳаво ҳарорати  
адабий - адабий  
адатынча - одатича  
айтылуу - мисли йўқ  
айылдагы - қишлоқдаги  
акаарат - ҳақорат  
акын - шоир  
алардын - уларнинг  
алты бирдей - олтоваи  
алтын - тилла, олтин  
арабалар - аравалар  
аралык - масофа  
арастан суулар - шифобахш  
арбагы - руҳи, арвоҳи  
арғымактары - тулпорлари  
аспалтары - асблолари  
ата-теги - аждодлари  
ачууланып - аччиқланиб  
ачык таш - аччиқ тош  
ачка - оч қолган  
ашуу - довон

### Б

байге - соврин  
балдар - болалар  
баласын - боласини  
балыгы - балиғи  
барктап - қадрлаб  
батыраак - тезроқ  
батышты - фарбни  
баш кийим - бош кийим  
бейиш - жаннат  
бет мандайдан - рўпарадан

боёк - бўёқ  
борбор калаа - пойтахт  
бөлүгүндө - томонида  
булак - булоқ  
буудай - буғдой  
буурул сакал - оқсоқол  
бышырып - пишириб  
бээ - бия

### Г

гүлдөгөн - гуллаган

### Д

дайралар - дарёлар  
дайыны - дараги  
далай - кўп қисми  
дандыр - тандир  
дарылық касиети - шифобахш  
хусусияти  
даярдыктар - тайёргарликлар  
демилге - ташаббус  
дилин - қалбини  
дөңгөч - тўнка  
дуушар болбосун - дучор  
бўлмасин  
дыйканчылық - деҳқончилик

### Ж

жабыркайт - жабрланди  
жаздагы - баҳордаги  
жазуучу - ёзувчи  
жай - ёз фасли  
жайдары - очиқ чеҳрали  
жайллоо - яйлов

жайкалган сакалчан - сер-  
соқол  
 жайынан - жойидан  
 жалбырагы - барги, япроғи  
 жалгыз - ёлғиз  
 жаан - чачын - ёмғир  
 жаныбарлар - ҳайвонлар  
 жаңгак - ёнғоқ  
 жапайы - ёввойи  
 жараат - жароҳат  
 жаратылыш - табиат  
 жаргылчак - құл тегирмон  
 жаткан - ётган  
 жашап өткөн - умр кечирған  
 жез - мис  
 женче - енгича  
 жетекчилиги менен -  
 раҳбарлигига  
 жетишкендиги - муваффақияти  
 жер соорусу - энг гүзәл жой  
 жигит - үйгит  
 жолоочу - йүловчи  
 жорго - йүрға  
 жоролор - ошнолар  
 жоюу - йүйиш  
 жөө - ёв  
 жука - юбқа, нағис  
 жумурткалар - тухумлар  
 жупуну - содда, камтар  
 жүгөрүгө - маккажуҳорига  
 жүзүн чайды - юзини ювди  
 жүрөк оорулары - юрак  
 хасталиклари  
 жыйырма - үйгирма  
 жылкычы - отбоқар  
 жәэктен - қирғоқдан

зарыл - зарур  
 замандаштарынын - замон-  
 дошларининг

## И

ийин - елка  
 ийне сымал - игнасимон  
 ийрим - үйгирим ип  
 илим - фан  
 ичиркенип кетти - совқотди  
 ишенбе - ишонма

## К

кадырман - иззатли  
 казына - хазина  
 кайталангыс - тенги йўқ  
 калың - қалин  
 кан - шоҳ, хон  
 каныша - хоннинг хотини  
 кап - қоп  
 капчыгай - дара  
 карагай - қора қарағай  
 карапайым - оддий халқ  
 карыя - кекса  
 кармабай - ушламай  
 каардуу - шафқатсиз  
 кара күчтөр - қора кучлар  
 касиети - хусусияти, хосияти  
 кат - хат  
 кат таанып - савод чиқариб  
 катаал жылдар - оғир йиллар  
 кездеме - газлама  
 кемпир - кампир  
 кен - кон  
 керемет - мўъжиза  
 кесет - кесади

кичинекей - кичкина  
китепкана - кутубхона  
коен - қүён  
коноктор - меҳмонлар  
конур күз - кеч куз  
коргошун - қўрғошин  
коомдук ишмер - жамоат  
арбоби  
көзү ачык - келажакни  
кўрадиган  
кёйнек - кўйлак  
көнүл кош - бепарво  
көп - кўп  
көпчўлугу - кўпчилиги  
көрк - чирой  
көсөө - кесов  
көрүнгўктүү - таникли  
кубаттуу - қувватли, бақувват  
куу башын - қуруқ бошини  
куну - ҳаққи  
куурап турган - қовжираб  
турган  
кургакчылык – қурғоқчилик  
курут - қуртоп  
күбө - гувоҳ  
күйөрман - жонкуяр  
күйүп кеткен – ёниб кетган  
күмбөз – мақбара  
күрөк- курак  
күрдөөлдүү - баракали  
күү - оханг  
кылаа - соҳил  
кызыл - қизил  
кызуу - қизғин  
кылым - аср  
кырман - хирмон  
кырманчы - хирмончи  
кырчын - ёш

**M**  
май - ёғ, мой  
майрам - байрам  
малчылар - чорвадорлар  
мамиле - мумала  
мингизип - миндириб  
мезгил - давр  
меймандостук - меҳмондўстлик  
мергенчилик - мерганчилик  
мугалим - ўқитувчи, муаллим  
муздак - муздай, муздек  
мурас - мерос  
мурут - мўйлов  
мөмө - мева  
мөнгүлөр - муз тоғлар  
мээси - мияси

**H**  
насаатчи - мураббий, насиҳатчи  
нукура - ҳақиқий

**O**  
окуу жайы - ўқув юрти  
окчунураак - йирикроқ  
оокат катары - овқат сифатида  
орозо - рўза  
оюндарын - ўйинларини

**Ө**  
өзгөрүш - ўзгариш  
өзгөчө - ўзгача, бошқача  
өндүрүлгөн - ишлаб чиқарилган  
өнөрүн - ҳунарини  
өмўр - умр  
өмўр таржымалы - таржимаи  
ҳоли  
пайдалануу - фойдаланиш

## C

сабатсыздык - заводсизлик  
 сабиз - сабзи  
 саим - соғаман  
 салым - хисса  
 саясий - сиёсий  
 седеби - тұгмаси  
 сейрек - сийрак  
 сезим - түйғу  
 согончогуна - товонига  
 согуп турат - эсіб туради  
 сол тарабы - чап томони  
 сөзмөр - гапга чечан  
 сөңгөгү - сұтаси, танаси  
 суктануу - ҳавас қилиш  
 суулары - сувлари  
 суулугун - сувлигини  
 сүрөтчүлүк - рассомчилик  
 сұт - сут  
 сыздалан - ғамға ботған  
 сыйынайын - сиғинайын  
 сымап - симоб  
 сырдашкан - ҳасратлашган  
 сыртына - ташқарига

## T

табак - товоқ  
 табылган - топилган  
 таажы - тожи  
 тажрыйба - тажриба  
 так - тахт  
 так маалымат - аниқ  
     маълумот  
 талаа - дала  
 талабына - талабига  
 там - уй, том  
 тамга - ҳарф  
 тамчы - томчи  
 тамыры - илдизи

таң калып - хайрон қолиб  
 таңды кеч - әртадан кечга қадар  
 таасирин - таъсирини  
 таттуу - шириң  
 таяк - хасса, таёқ  
 терен - чүкүр  
 тери - чарм, тери  
 тилек - тилак  
 титиреп - титраб  
 той - түй  
 токой - ўрмон  
 тоскоолдук - тўсиқ  
 тоо этегинде - тоғ этагида  
 төмөн - паст  
 төмөндөп - пастлаб  
 төрөлгөн - дунёга келган,  
     туғилған  
 төрт - түрт  
 төөнөгүч - илгак, тўғнағич  
 тунгуч - илк, тўнғич  
 тумар - тумор  
 тутпаган - тутмаган  
 тутуму - таркиби  
 туяғы - түёғи  
 түштүк - жанубий  
 түшүм - ҳосил

## Y

угулгансып турду -  
     эшитилгандай бўлди  
 узак - олис, узоқ  
 узаткан - юборган  
 уй - сигир  
 уйчуман - подачи  
 улуу - буюк  
 улуу окумуштуу - машҳур,  
     буюк олим  
 улуттук - миллый  
 улуу Ата Мекендин согуш -  
     Улуғ Ватан уруши

уусунан - заҳридан  
уя - ин, уя  
үйрөткөн - ўргатган  
үн катпайт - индамайды

## Ч

чагылган - яшин  
чаң - чанг  
чандын ичинен - чанг  
орасидан  
чарчасаң - чарчасанг  
чачы - сочи  
чачын өрбөй - сочини ўрмай  
чиркей - пашша  
чогуу - бирга  
choң - катта  
чөбөрөсү - чевараси  
чыгыш - шарқ  
чыдамдуу - чидамли  
чымчык - қушча  
чымын - чивин  
чыныгы - ҳақиқий

## Ш

шагы - новдаси  
шаймандар - асбоблар  
шаар - шаҳар  
шамалдар - шамоллар  
шыпыргы - супурги

Ы  
ыйгарылган - берилган  
ыйык - муққадас  
ылдамдыгы - тезлиги  
ырлары - шеърлари  
ысык - иссиқ  
ысымы - исми  
ысмын - номини  
ышкын - ишқини

## Э

эзелки - қадимги  
эки - икки  
эн - она  
эми - энди  
элдик оозеки чыгармалар -  
халқ оғзаки ижоди  
эл - халқ  
эн алды - энг аввал  
эн - энг  
эстен кетсис - унутилмас  
эстелиги - ҳайкали, ёдгорлиги  
эс алуучу - дам олувчи  
этегин - этагини  
эт - гүшт  
эр жеткенде - вояга етганда  
эрте - эрта

## ЎЗБЕКЧА – ҚИРФИЗЧА ЛУФАТ

### А

ағёр - жоо  
аждодлари - ата-теги  
аниқ маълумот - так маалымат  
аравалар - арабалар  
асбоблар - аспаптар  
атоқли - улуу  
аччиқ тош - ачык таш  
аччиқланиб - ачууланып

### Б

бадиий - көркөм  
байрам - майрам  
балиғи - балыгы  
баракали - күрдөөлдүү  
барги - жалбырагы  
баҳордаги - жаздагы  
берилган - ыйгарылган  
бепарво - көңүл кош  
бирга - чогуу  
бирада - кээде  
бия - бээ  
бойлик - кенч  
болалар - балдар  
боласини - баласын  
бош кийим - баш кийим  
буғдой - буудай  
бүйек - боёк  
булоқ - булак  
буюк - улуу

### В

вояга етганда - эр жеткенде

### Г

гапга чечан - сөзмөр  
гувоҳ - күбө  
гуллаган - гүлдөгөн  
гүшт - эт  
ғамга ботган - сыйзаган  
ғарб - батыш

### Д

давр - мезгил  
дала - талаа  
дам олувчи - эс алуучу  
дара - капчыгай  
дараги - дайыны  
дарёлар - дайралар  
дөхөнчилик - дыйканчылык  
довон - ашуу  
дунёга келган - төрөлгөн  
дучор бўлмасин - дуушар  
болбосун

### Е

елка - ийин  
енгча - женче  
ёв - жоо  
ёввойи - жапайы  
ёзувчи - жазуучу  
ёз фасли - жай  
ёлғиз - жалғыз  
ёмғирдан - жаан - чачындан  
ёнғоқ - жаңгак  
ёниб кетган - күйүп кеткен  
ётган - жаткан  
ёш - қырчын

## Ж

жабрланади - жабыркайт  
жамоат арбоби - коомдук  
ишимер

жанубий - түштүк  
жаннат - бейиш  
жонкуяр - күйөрман  
жароҳатдан - жарааттан

## З

замондошларнинг -  
замандаштардын  
зарур - зарыл  
заҳридан - уусунан

## И

игнасимон - ийне сымал  
иззатли - кадырман  
икки - эки  
илдизи - тамыры  
илк - тунгуч  
индамайди - үн катпайт  
исми - ысымы  
иссиқ - ысык  
ишонма - ишенбе  
ишқин - ышкын

## Й

йигирма - жыйырма  
йигит - жигит  
йироқроқ - окчунураак  
йүйиш - жоюу  
йүрга - жорго

## К

кампир - кемпир  
катта - чоң  
кекса - карыя

келажакни биладиган - көзү  
ачык

кесади - кесет  
кесов - көсөө  
кеч куз - конур күз  
қизгини - қызуу  
қизил - қызыл  
қирғоқдан - жээктен  
кон - кең  
куватли - кубаттуу  
курак - күрөк  
куртоп - курут  
кушча - чымчык  
күйлак - көйңек  
күп - көп  
күпчилиги - көпчүлүгү

## М

маккажүхорига - жүгөрүгө  
масофа - аралык  
матбуот - басма сөз  
машхур - улуу  
машхур олим - улуу  
окумуштуу  
мерганчилик - мергенчилик  
мерос - мурас  
мөхмөнлар - коноктор  
мөхмөндүстлик - меймандостук  
миндириб - мингизип  
мис - жез  
мисли йүк - айтылуу  
мияси - мээси  
муомала - мамиле  
муз тоғлар - мөңгүлөр  
муқаддас - ыйык  
мураббий - тарбиячы  
муваффақияти - жетишкендиги  
мүйлов - мурут  
мүйжиза - керемет

## H

нарироқ - окчунурак  
новдаси - шагы  
номини- ысмын

## O

овқат сифатида - оокат катары  
одатича - адатынча  
оддий - карапайым  
олтита - алты бирдей  
олис - алыс, узак  
она - эне  
ота - боболари – ата - теги  
отбоқар - жылкычы  
ошнолар - жоролор  
оч қолган - ачка  
очиқ чөхрәли - жайдары  
оханг - күү  
офир йиллар - катаал жылдар  
оқсоқол - буурул сакал

## P

паст - төмөн  
пастлаб - төмөндөп  
пишириб - бышырып  
подачи - уйчуман  
пойтахт - борбор калаа

## R

рассомчилик - сүрөтчүлүк  
раҳбарлигига - жетекчилиги  
менен  
рўпарадан - бет мандайдан  
рўза - орозо  
руҳи - арбагы

## C

сабзи - сабиз  
саводсизлик - сабатсыздык  
сигир - уй  
сифинайин - сыйынайын  
сиёсий - саясий  
симоб - сымап  
сохил - жээктен, кылаа  
соврин - байге  
соғаман - саайм  
совуқ - муздак  
совқотди - ичиркенип кетти  
сочини ўрмай - чачын өрбөй  
сувлари - суулары  
сувлигини - суулугун  
супурги - шыпыргы  
сүт - сүт  
сұтаси - сөңгөгү

## T

товонига - согончогуна  
тоғ этагида - тоо этегинде  
тож - таажы  
томчи - тамчы  
томир - тамыр  
томонида - бөлүгүндө  
топилган - табылган  
тұгмаси - седеби  
туғилган - төрөлгөн  
түёғи - туягы  
тухумлар - жумурткалар  
түлпорлари - аргымактары  
тумор - тумар  
тұтмаган - тутпаган  
тұғарак - ийрим  
түй - той  
түнка - дөңгөч  
түрт - төрт  
түсиқ - тоскоол

## Ү

үй - там  
 уларнинг - алардын  
 умр - өмүр  
 умр кечирган - жашап өткөн  
 унутилмас - эстен кеткис  
 ушламай - кармабай

## Ф

фан - илим  
 фойдаланиш - пайдалануу

## Х

хазина - казына  
 халқ - эл  
 халқ оғзаки ижоди - элдик  
     оозеки чыгармалар  
 хат таниб - кат таанып  
 хоннинг хотини - каныша  
 ҳирмончи - қырманчы  
 хусусияти - касиети

## Ч

чанг - чан  
 чанг орасидан - чаң ичинен  
 чарм - тери  
 чарчасанг - чарчасаң  
 чеваrasи - чөбөрөсү  
 чидамли - чыдамдуу  
 чинни - аяк  
 чирой - көрк  
 чопиб кетди - чаап кетти  
 чүкүр - терен

## Ш

шамоллар - шамалдар  
 шарқ - чыгыш  
 шафқатсиз - каардуу

шаҳар - шаар  
 шеърлари - ырлары  
 ширин - таттуу  
 шоир - акын  
 шоҳ - кан

## Э

энг аввал - эң алды  
 энг гўзал жой - жер соорусу  
 энди - эми  
 эсиб туради - согуп турат  
 этагини - этегин  
 эрта - эрте  
 эртадан кечгача - танды - кеч  
 эҳтиётсиз - абайсыз  
 эшитилгандай бўлди -  
     угулгансып турду

## Ю

юборган - узаткан  
 юзини ювди - жұзұн чайды  
 юпқа - жука

## Я

ягона - кайталанғыс  
 яйлов - жайлоо  
 япроғи - жалбырагы  
 яшин - чагылган

## Ү

үйинларини - оюндарын  
 үқув юрти - окуу жайы  
 ўрмон - токой  
 ўғли - уулу  
 ўзгача - өзгөчө  
 ўзгариш - өзгөрүш  
 ўқитувчи - мугалим  
 ўргатган - үйрөткөн

## Ы

қадрлаб - барктап  
 қадимги - эзелки  
 қалбини - дилин  
 қалин - калың  
 қирли - кырлуу  
 қишлоқда - айылда  
 қора - кара  
 қора күчлар - кара күчтөр  
 қора қарағай - карагай  
 қовжираб турган - куурап  
                                  турган  
 қоп - кап  
 қүёш - күн  
 қуруқ бошини - куу башын  
 қурғоқчилик - кургакчылык  
 қүрғошин - коргошун

## Ө

ҳайрон қолиб - таң калып  
 ҳайкали - эстелиги  
 ҳақиқий - нукура  
 ҳарф - тамга  
 ҳунарини - өнөрүн  
 ҳаво ҳарорати - аба басымы  
 ҳасса - таяк  
 ҳайвонлар - жаныбарлар  
 ҳаққи - куну  
 ҳақиқий - чыныгы  
 ҳақорат - акаарат  
 ҳосил - түшүм  
 ҳисса - салым

## ЭҢЧИЛҮҮ АТТАРДЫН КЫРГЫЗЧА – ӨЗБЕКЧЕ СӨЗДҮГҮ

### АДАМ АТТАРЫНЫН СӨЗДҮГҮ

## А

Абу Али ибн - Сина – Абу Али  
    Ибн Сино

Деркембай – Деркембой  
    Динар – Динор

## Д

Айдар – Ҳайдар  
 Айгүл – Ойгул  
 Акбалта – Оқболта  
 Акун – Охун  
 Алықул – Алиқул  
 Алымбек – Олимбек  
 Арстанбек – Арслонбек

Жамийла – Жамила  
 Жоомарт Бекенбаев –  
    Жомарт Боконбоев

## Ж

## Б

Барпы – Барпи

Иса Ахунбаев – Исо Охунбоев  
 Ишенаалы Арабаев –  
    Ишонали Арабаев

## И

## **K**

Канымгул – Хонимгул  
 Кубанычбек Маликов –  
     Куваничбек Маликов  
 Курманбай – Курбонбой  
 Курманжан – Курбонжон

## **M**

Муратаалы – Муротали

## **Муратбек Бегалиев –**

Муродбек Бегалиев  
 Муса Адышев – Мусо Адишев

## **T**

Танабай - Танабой  
 Токон - Тўкон

## **Ч**

Чыйбыл – Чийбил  
 Чыйыр бий – Чийир бий

## **ЖЕР – СҮУ АТТАРЫНЫН СӨЗДҮГҮ**

## **A**

Абшыр - Сай – Абшир Сой  
 Ак – Кул – Оқкүл  
 Ак – Сай - Оқсой  
 Ак – Суу – Оқсув  
 Ак – Туз – Оқтуз  
 Ала – Тоо – Олатоғ  
 Алты – Шаар – Олти шаҳар  
 Анжыян – Андижон  
 Арстанбап – Арсланбоб

## **B**

Балыкчы – Балиқчи  
 Боом – Бўм

## **D**

Дўнгўрөмө – Дўнғирама

## **J**

Жалал – Абад – Жалолобод  
 Жумгал – Жумғол

## **K**

Кара – Шоро – Қора шўра  
 Кара – Кече – Қоракеча  
 Кен - Кол – Кенгкўл  
 Кызыл – Кыя – Қизилқия  
 Кыргыз Республикасы –  
     Қирғиз Жумҳурияти

## **Кочкор району – Қўчқор**

тумани  
 Күн – Батыш айылы –  
     Кунботиш қишлоғи  
 Кыргызстан – Қирғизистон

## **H**

Нарын – Норин  
 Ноокат – Новқат

## **O**

Орто Азия – Ўрта Осиё  
 Ош обласы – Ўш вилояти  
 Өзгөн – Ўзган

## **C**

Сыр – Дайра – Сирдарё

## **T**

Талас – Толас  
 Талды-Булак – Толди булоқ  
 Ташкен - Тошкент  
 Тору – Айғыр – Тўру айғир

## **Y**

Үйык – Көл – Ҳосиятли Кўл  
 Ӯсык – Көл – Иssiқкўл

## **Ч**

Чар – Уя – Чор Уя  
 Чоң – Кемин – Чонг – Кемин

## **КЫСКАРТЫЛГАН ЫСЫМДАР**

А.О. - Алыкул Осмонов  
А.Т. - Али Турдугулов  
А.Ж. - Ашым Жакыпбеков  
З.М. - Зарыл Мамбетова  
К.Ж. - Кенеш Жусупов  
Куд. Ж. - Кудайкул Жусупов  
Т.Б. - Түмөнбай Байзаков  
Т.К. - Тураг Кожомбердиев  
Ч.А. - Чыңгыз Айтматов  
Ш.А. - Шабданбай Абыраманов  
Ш.Б. - Шүкүрбек Бейшеналиев

## **ШАРТТУУ КЫСКАРТУУЛАР**

КСЭ – Кыргыз совет энциклопедиясы  
«К» - «Кыргызстан» окуу календары  
«К.д.» - «Кыргыз даамы»

## МАЗМУНУ

### I ЧЕЙРЕК

Кайталоо.....	3
Этиштин мамилелери. Негизги жана кош мамиле .....	4
Өздүк, туюк жана аркылуу мамилелер .....	6
Этиштин өзгөчө формалары. Атоочтуктар .....	8
Чакчылдар .....	10
Кыймыл атоочтор .....	12
Этиштин өзгөчө формаларынын жазылышы .....	14
Этиштин өзгөчө формаларынын синтаксистик кызматы.....	17
Кайталоо .....	19
Кайталоо үчүн суроолор .....	21

### II ЧЕЙРЕК

Кайталоо .....	22
Сырдык сөздөр .....	24
Айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр .....	26
Сырдык сөздөрдүн айтылышы жана жазылышы .....	27
Сырдык сөздөрдүн стилдик өзгөчөлүгү.....	29
Тууранды сөздөр. Табыш тууранды сөздөр .....	32
Элес тууранды сөздөр .....	34
Кайталоо .....	36

### III ЧЕЙРЕК

Кайталоо .....	37
Табыш жана элес тууранды сөздөрдүн жазылышы.	
Тууранды сөздөрдүн стилдик өзгөчөлүктөрү .....	39

Кызматчы сөздөр. Байламта.....	41
Сөз өстүрүү .....	43
Бөлүкчө .....	45
Жандоочтор .....	47
Сөз өстүрүү .....	49
Модалдык сөздөр .....	52
Кызматчы сөздөрдүн стилдик өзгөчөлүктөрү .....	55
Сөз өстүрүү .....	57
Кайталоо .....	60

#### IV ЧЕЙРЕК

Кайталоо .....	62
Көп маанилүү сөздөр .....	64
Көп манилүү сөздөрдүн стилдик өзгөчөлүктөрү .....	66
Сөз өстүрүү .....	69
Эки варианттуу сөздөр .....	71
Эки варианттуу сөздөрдүн колдонулуу өзгөчөлүктөрү...	73
Сөз өстүрүү .....	75
Кайталоо .....	78
Сөз өстүрүү жана көнүгүүлөр үчүн тексттер .....	79
Кыргызча – өзбекче сөздүк .....	89
Өзбекче – кыргызча сөздүк .....	94
Энчилүү аттардын кыргызча – өзбекче сөздүгү .....	98
Адам аттарынын сөздүгү.....	98
Жер – суу аттарынын сөздүгү .....	99
Кыскартылган ысымдар .....	100
Шарттуу кыскартуулар .....	100

**Аширбаев Токтосун, Кадырова Анара,  
Ашимбаева Гүлбайра**

## **КЫРГЫЗ ТИЛИ**

**Өзбек мектептеринин 7 – классы үчүн окуу китеби**

***2 - басылышы***

Редактору:

*T.Кулушев (Ош МУ)  
M.Кошуева (Ош МУ)  
A.Абдулафуров (КУУ)*

Рецензент:

*P. Эгембердиев (ЖАМУ)*

Техникалык редактору: *C.Үркүмбаева*

Көркөм редакторлор:

*X.Газибаев*

*H.Зиядинова*

Корректорлор:

*C.Алымкулова, Н.Батыrbекова, С.Халтураев*

Басууга 25.02.08. Форматы 60x90  $\frac{1}{16}$ .  
6,5 физ. басма табак. Нұсқасы 15.000. Заказ 38.

---

«Учкун» ААК басмаканасында басылды.  
720031, Бишкек ш., С.Ибраимов көчөсү, 24

**Колдонулган окуу китеби жөнүндө маалымат**

№	Окуучунун аты-жөнү	Окуу жылы	Китептин абалы	
			жылдын башында	жылдын аягында
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				



